

# МУНИЦИПАЛИТЕТ

ИЛИМИЙ-ПОПУЛЯРДУУ ЖУРНАЛ | ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2020 | № 2-3 (100-101) чыгарылышы

Муниципалитет – бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана ЖӨБ органдарынын үчилтиги

## БУЛ САНДА:

### ЖӨБДҮН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮ

Гранттар ЖӨБ органдарына инвестицияларды башкарганды үйрөтүүдө. ЭҮЖӨБОЖ	
Долбоорунун гранттык программасынын жыйынтыктары.....	2
Мектептердеги сапаттуу тамактануу билим берүүнүн деңгээлин көтөрүүгө көмөктөшөт жана дени сак муунду калыптандырат.....	5
Биздин мектептин окуучулары Кыргызстанда гана эмес, анын сыртында да таанылышат.....	8
Шаардагы көптөгөн мектепке чейинки мекемелерге караганда биздин бала бакчада мыкты шарттар түзүлгөн.....	10
Таза суусуз өткөн күндөрдү эстесем жүрөгүм зыркырайт.....	12
Таза суу аялдын түйшүгүн жөнүлдетет.....	13
Жаңы атайын техника айылдын негизги кейгөйлөрүн чечүүдө.....	16
Жаңы тротуар аң-сезимди өзгөртүүдө.....	18
ЖӨБ кызматкерлерине шарт түзүп берсе, элге кызмат көрсөтүүнүн сапаты да жогорулайт.....	20
Жарык көчө – жарык жашоо.....	22
Көчөлөрдү жарыктандыруу адамдардын жашоосун коопсуз кылып, жакшы келечекке үмүт берет.....	24
Маданияты жок эл болбойт.....	26
Маданият жана руханий байлык болбосо, биздин келечегибиз да болбойт.....	28
Айылдагы спорт клубу үмүт отун жандырды.....	31
Спорт балдарды өзгөртөт, аларды жоопкерчиликтүү жана ийгиликтүү адамдарга айланырат.....	34

Негиздөөчү жана басып чыгаруучу  
**Өнүктүрүү саясат институту (ӨСИ)**

Башкы редактор, ӨСИ башкаруучу төрдөмүү  
**Надежда Добрецова**

Аткаруучу редактор  
**Нургул Жаманкулова**

Кыргыз тилиндеги көрмөнүн редактору  
**Нургул Жаманкулова**  
Дизайн жана жасалгaloо  
**Адил Абдраимов**

Кыргыз тилине көтөрөн  
**Зейнеп Алтымышова**  
Журнал автордук макалаларды кабыл алат жана муниципалитеттерге даректелген акысыз жарнактарды жайгаштырат.  
**Журнал акысыз таркатылат,** бирок ӨСИ ақыл төлөп жазылууну уоштуруу укугuna ээ. Журналдагы макалалар басып чыгаруучу тараптын жана анын өнөктөштөрүнүн

### Мыйзамдардагы жаңылыктар

Мектептеги окуучулардын тамактануусу тууралуу. ЖӨБ органдарына мамлекеттик ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү тууралуу. Жергилиттүү көнештердин депутаттарын окутуу жана Мамтапшырык тууралуу. Кызматтык теришириүү тууралуу. Улуттук жана ички кадрлар резерви, муниципалдык кызматчыларды ротациялоо жана баалоо тууралуу. «Е-Кузмат» адам ресурстарын башкаруунун маалыматтык (автоматташтырылган) системасы тууралуу.....36

### ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

Жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдары мыйзамдардын жаңы талаптарын кантит аткарып жатышат?.....40  
Ош, Нарын жана Чүй облустарындагы жергилиттүү жамааттардын кандай мүктаждыктары бар?.....41  
ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: 2019-жыл үчүн ким отчет тапшырды?.....43

### Өнүктүрүү саясат институтунун жаңылыктары

ЖДККЖ Долбоору кызмат көрсөтүү чөйрөсүнө социалдык-инклузивдүү жана гендердик абалды сезген ыкмаларды киргизүүдө.....45  
Аялдардын лидерлиги менен жергилиттүү көнештин депутаттары ортосунда жалпы эмне бар?.....47

### Жарандардын ЖӨБго катышуусу

Кыргызстандагы жергилиттүү өз алдынча башкаруу жана диний институттар. Кыргызстандагы социалдык биримдиктөр бекемдөө үчүн муниципалитеттерде толеранттуулукту жогорулатуу.....55

**Телефондор:** (0312) 97-65-30 (31,32,33,34)

**Факс:** (0312) 97-65-29

Журналда Өнүктүрүү саясат институтунун кызматкерлери тарткан жана Интернеттен алынган сүрөттер пайдаланылды.

Массалык маалымат каражаттарын каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

**ISBN 1694-7053**

# Гранттар ЖӨБ органдарына инвестицияларды башкарғанды үйрөтүүдө

## ЭУЖӨБОЖ Долбоорунун гранттык программасынын жыйынтыктары



**Султан МАЙРАМБЕКОВ,**  
ЭУЖӨБОЖ Долбоорунун гранттар боюнча адиси

25 жылдан бери өнүктүрүү долбоорлору Кыргызстандагы жергилиттүү жамааттарга гранттарды берип келе жатат. Бул гранттардын тийгизген таасиринин жыйынтыктарына жалпысынан эч качан баа берилген эмес. Балким, мындай баа берүү мүмкүн да эмес, себеби бул гранттардын багыты жана таасири өтө эле көп түрдүү. Бирок ар бир жардам программысы гранттар карапайым адамдарга, шаарлардын жана айылдардын жашоочуларына кандай таасирин тийгизгенин түшүнүүгө умтулат. Чакан гранттар программысы да ушул эле максатты көздөйт. Бул Программаны 2015-жылдан 2019-жылга чейин Кыргызстандын муниципалитеттеринде “Элдин үнү жана жергилиттүү өз алдынча

башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоору (мындан ары – Долбоор) ишке ашырып келди. Аталган Долбоорду Швейцариянын Өнүктүрүү жана Кызматташтык агенттиги аркылуу Швейцария Өкмөтү каржылайт жана Өнүктүрүү саясат институту аткарат.

### ЖӨБ органдарынын пикери

Бул программанын тышкы жардамдын ушуга ошош аспаптарынан принципиалдуу айырмачылыгы – гранттык демилгелердин жооптуу аткаруучулары болуп ЖӨБ органдары эсептелинет. Алар элдин муктаждыктарын аныктап, долбоордук сунуштарды даярдап гана тим болбостон, ошону менен бирге

**Долбоордун гранттык программасынын алкағында жергиліктүү жамааттардын муктаждыктарына кеткен чыгымдардын көлөмү**

Женүүчү деп табылган долбоорлордун багыттары	Долбоорлордун саны	Долбоорлордун жалпы санындағы үлүшү, % менен	Жалпы сума, сом менен	Грант, сом менен	Жергиліктүү бюджеттен кошо каржылоо, сом менен	Жергиліктүү бюджеттөн кошо каржылоо, % менен
Мектептеги билим берүү	21	30	29 448 704	20 700 000	8 748 704	30
Мектепке чейинки билим берүү	14	20	16 810 778	14 000 000	2 810 778	17
Ичүүчү жана сугат суу	10	14	13 320 648	10 000 000	3 320 648	25
Атайын техника, таштанды чыгаруу	6	9	12 569 000	6 000 000	6 569 000	52
Маданият	5	7	6 292 801	5 000 000	1 292 801	21
Спорт	5	7	6 405 556	5 000 000	1 405 556	22
Көчөлөрдү жарыктандыруу	4	6	5 268 515	4 000 000	1 268 515	24
Инфраструктура	3	4	3 799 919	3 000 000	799 919	21
Ички жолдор	1	2	1 100 000	1 000 000	100 000	9
Маалымат	1	1	1100000	1000000	100 000	9
<b>Баары, сом менен</b>	<b>70</b>	<b>100</b>	<b>96 115 921</b>	<b>69 700 000</b>	<b>26 415 921</b>	
<b>Жыйынтык, % менен</b>			<b>100%</b>	<b>72%</b>	<b>28%</b>	

долбоордун тикелей менеджерлерине да айланышты. ЖӘБ органдары мамлекеттик сатып алуулардан баштап, жеткирүүчүлөрдүн аткарған ишин контролдоого чейинки процессти толугу менен жүзөгө ашырышты. Ошол себептөн ЖӘБ органдарынын гранттык программалардын жыйынтыктарына карата көз карашы процессти уюштурууга баа берүү жагынан алганда да, гранттардын эсебинен алынган жыйынтыктардын туруктуулугуна баа берүү жагынан да абдан маанилүү.


Гранттык долбоорлордун темалары айылдык аймактардын элинин артыкчылыктуу муктаждыктарына шайкеш келди. Айталы, ЖӘБ органдарынын пикирлеринин 98% гранттык долбоорлор учун темаларды тандоого жергиліктүү жамаат эффективдүү катышканын тастыктап турат. Муктаждыктарды аныктоого жамааттын катышуусу гранттык программасынын милдеттүү талабы болгон. Бирок ЖӘБ органдарынын 89% башка булактардан инвестициялар үчүн бағыттарды аныктоодо жергиліктүү жамааттын пикирине таянууда. Долбоорлордун басымдуу бөлүгү мектептеги жана бала бакчадагы билим берүүнүн шарттарын жакшыртууга, жаштарды өнүктүрүүгө жана таза сууга бағытталды.

Чакан гранттар программасын жергиліктүү өз алдынча башкаруу органдары жергиліктүү

бюджеттеги каражаттын эсебинен кошо каржылаганы да абдан маанилүү. Мисалы, Долбоордун гранттык каражаттарынын жалпы көлөмү 69 700 000 сомду түзсө, жергиліктүү бюджеттөн кошо каржылоо дээрлик 30 пайызды же 26 415 921 сомду түздү. ЖӘБ органдары таштанды жыйиноо жана чыгаруу, мектептеги билим берүү чөйрөсүндөгү долбоорлорду кошо каржылоого көбүрөөк басым жасаганы белгилүү болду.

ЖӘБ органдарынын төрттөн бири долбоорлор сапаттуу жана өз убагында аткарылды деп эсептешет. Болгон жалпы учурлардын 4 пайызында долбоорлор жыйынтыкталбай калган. Бул маалыматтар чыныгы кырдаалды чагылдырып турат – жалпысынан ЖӘБ органдары өздөрүн сабаттуу жана жоопкерчиликтүү менеджерлер катары көрсөтө алышты. Бирок ошол эле маалда алар ар кандай кыйынчылыктарга туш болушту. Мисалы, мыйзамдар жана мамлекеттик сатып алуулар порталы

**1-диаграмма. ЖӘБ органдарынын гранттык долбоорлорго берген баасы**





менен иштөөдө кейгөйлөр болду, долбоорлорду башкаруу чөйрөсүндө кандайдыр бир билимдин жетишсиздиги байкалды, айрым жеткирүүчүлөр жоопкерчилиksиз мамиле жасашты ж.б.

Респонденттердин 26 пайызы гана гранттык долбоор өз максатына толугу менен жеткенин белгилешти. Бул демек ушуга ыраазы болуп кала бербей, мындан ары да кызмат көрсөтүүнү өркүндөтүү зарыл экенинен кабар берет. Сурамжылоого катышкандардын 98 пайызы гранттык долбоордун жыйынтыктарын жакшыртуунун үстүнөн ишти уланта берүү зарыл болгонун белгилешти.

Швейцариянын Өнүктүрүү жана Кызматташтык агенттиги (SDC) "Жергилитүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу" Долбоору аркылуу туруктуулукка жетүүгө ЖӘБ органдарына мындан ары да жардам берет. Бул үчүн муниципалитеттерге кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу боюнча методологиялык жардамын улантат. Айталы, ичүүчү сууга жана катуу тиричилик калдыктарын чыгарууга тарифтерди түзүү боюнча тренинг, бир катар консультациялар пландалды. Убакыт токтооп турбайт экен. Баары өзгөрүүдө. Ошондуктан муниципалитеттер да бир орундан жылбай калгысы келбейт, аларда жергилитүү жамааттын жашоосун ыңгайлуу кылуу үчүн жаңы нерсени үйрөнүүгө, өнүгүүгө болгон каалоо күчтүү.

### **Жергилитүү жамааттардын пикири**

Чүй, Нарын жана Ош облустарындагы 27 максаттуу жана 17 максаттуу болбогон муниципалитеттерде ишке ашырылган 70 гранттык долбоордун

ичинен бул журналга 14 баян тандалып алынды. Долбоорлор тийгизген таасирдин туруктуулугу, ошондой эле жарандардын ошол долбоорлорго карата пикири ылгап алууда маанилүү критерий болду. Мындан тышкary жаңы жумуш орундарынын түзүлүшү, жаштарды өнүктүрүү үчүн түзүлгөн шарттар, айылдын маданий жана руханий турмушун жандандыруу үчүн эллеттик клубдардын калыбына келтирилиши, таштандыны тазалоо өндүү элге зарыл кызмат көрсөтүүлөрдүн уюштурулушу да каралды.

"Муниципалитет" журналы буга чейин гранттык долбоорлорду ишке ашырган ЖӘБ органдары тууралуу баяндарды жарыялап келди. Журналдын бул жолку чыгарылышынын өзгөчөлүгү – долбоордун жыйынтыктарына гранттык долбоорлордун алкагында пайда болгон кызмат көрсөтүүлөрдүн колдонуучулары, бенефициарлар баа беришет. Журнал демилгелүү топторго катышуу аркылуу долбоорго тикелей тартылган айыл тургундарына, мисалы, мектептердин директорлоруна, бала бакчалардын башчыларына сөз берди. Ошондой эле журналда мугалимдердин, пенсионерлердин, дыйкандардын жана үй кожойкердин пикирлерине да орун берилди.

Көпчүлүк муниципалитеттерде артыкчылыктар боюнча алып караганда мектептеги жана мектепке чейинки билим берүү долбоорлордун негизги багыттары болду. Бул бөлүмдө үч мисалдарды көлтире-биз. Бул мисалдарда артыкчылыктуу көйгөйлөрдү аныктап, аларды кантит чечкени тууралуу сөз болот. Долбоордун катышуучулары мектеп ашканасын ондоп, мектептерге интерактивдүү такталарды, кенсе буюмдарын, ал эми бала бакчаларга зарыл болгон эмерек, буюмдарды сатып берүү менен маселени чечишкен. Мааниси жагынан экинчи багыт – көпчүлүк муниципалитеттер үчүн актуалдуу болгон ичүүчү суу маселеси. Эллеттиker суу түтүк тарамдарын ондоп, өздөрүн суу менен кантит камсыз кылганы тууралуу айтып беребиз. Көркөндүрүү чөйрөсүндөгү үлгү болчу мисалдарга күбө болосуз: эллеттиker артыкчылыктуу көйгөйлөрдү аныктап, аларды атайын техникины сатып алуу, жаңы тро-туарды куруу, айыл өkmётүнүн административдик имаратын толугу менен ондоп, көчөлөрдү жарыктандыруу аркылуу кантит чечкенин баяндап беребиз. Ал эми маданият чөйрөсүндөгү мисалдар артыкчылыктуу маселени маданият үйлөрүн ремонттоо аркылуу кантит чечилгенин сүрөттөп берет. Спорт залдарды ондоп, шаймандарды сатып алуу элет жергесиндеги спорттуу кантит өнүктүргөнү тууралуу баян да кызыктуу болот деп ойлойбuz.

# Мектептердеги сапаттуу тамактануу билим берүүнүн деңгээлин көтөрүүгө көмөктөшөт жана дени сак муунду калыптандырат

*Чүй облусунун Жайыл районундагы  
Ак-Башат АА*



Баяндардын топтомун  
ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун мыкты практика боюнча адиши  
**Гуляим ШАМШИДИНОВА** даярдады

**Тамара ШАДЫКАНОВА, 54 жашта,  
инновациялык мектеп-гимназиясынын  
директору:**

– Билим берүү системасында 32 жылдык иш стажым бар. Эмгек жолумду жөнөкөй мугалим болуп баштап, окуу бөлүмүнүн башчысы болдум. Андан соң 13 жыл мурда директор болдум. Бул мектепте алты жылдан бери директор болуп иштейм. Мектепте 2334 окуучу билим алат, 85 мугалим иштейт, 105 техникалык кызматкер бар. Бул мектеп райондогу эң күчтүү окуу жайлардын бири – Кара-Балта шаарындагы №6 гимназиядан кийинки эле орунда турабыз. Балдар облустук жана республикалык олимпиадаларда байгелүү орундарды ээлешет,

Жалпы республикалык тестирлөөдө алтын сертификат алышат. Жыл сайын бир же эки бүтүрүүчү “Алтын тамга” кызыл аттестатына ээ болот. Ал эми биздин бүтүрүүчүлөрдүн көбү жогорку окуу жайларына бюджеттик орундарга өтүшөт.

Мектеп 1980-жылы курулган, ашканасы 150 орунга эсептелинген. Жыл сайын ЖӨБ органы имаратты ондоп турганы менен, ашкана көйгөйлүү маселе бойдон кала берчу. Айталы, 2014-жылдан тартып ашканадагы жабдуулар иштен чыга баштаган: 40 жылдан ашык колдонуп келген эски мештер иштебей калды, техникианы жана идиш-аякты колдонууга болбой калды. Ашпозчулар ысык тамак жасаганга үлгүрбөй жатышты. Анын үстүнө ички миграциянын айынан окуучулардын саны да көбөйдү.



Ош жана Жалал-Абад облустарынан көп үй-бүлө жер которуп келген. Бир күндө 800 баланын курсагын тойгузуш керек эле. Ашпозулар биринчи жана экинчи нөөмөттө окуган балдардын курсагын тойгузунун айла-амалын издең абдан убара болушту. Бул маселени чечүү үчүн өтө көп акча керек эле. Биз айыл өкмөтүнө бир нече жолу кайрылганбыз. Бирок бюджеттин киреше бөлүгү биздин маселебизди чече албай турганын айтышты.

2015-жылы Ак-Башат АА Долбоор менен кызматташа баштады. Бир жолу мени чогулушка чакырып калышты. Ал чогулушка айылдын тургундары да, анын ичинде окуучуларымдын ата-энелери да келишкен экен. Биз топ-топторго бөлүнүп алып, айылдын артыкчылыктуу көйгөйлөрүн аныктай баштадык. Жашоочулар жолдордун абалы, көчөлөрдү жарыктандыруу, клубдун ремонту, ФАПты ондоо, ичүүчү суу өндүү маанилүү маселелерди көтөрүштү. Бирок биз окуучулардын ата-энелери менен мектептеги ашкана тууралуу маселени көтөрүп чыктык. Көрсө, ушундай эле көйгөй Ак-Башат айылындагы орто мектепти да көптөн бери тынчсыздандырып жаткан экен. Эки мектептеги ашкана маселесин

чечүү үчүн демилгелүү топ (ДТ) түзүлдү. Топко ата-энелер, айыл өкмөтүнүн кызматкерлери, мектептин өкүлдерү мүчө болушту. Биз долбоорду даярдап чыктык. Ошентип, чогулушта дөнө тарбия мугалими Игорь Головнев биздин долбоорду абдан жакшы тартуулады. Башка топтор да артыкчылыктуу көйгөйлөрдү жакшылап баяндап бергенине карабастан, жашоочулар “Балдар биздин келечегибиз” аттуу долбоорубузду тандап алысты. Эллеттиктөр ашканадагы шарттарды ондоп, заманбап жабдууларды сатып алуу жолу менен мектептеги тамактануунун сапатын да жакшыртса болоорун түшүнүштү.

Натыйжада 2017-жылы биздин долбоор Чакан гранттар программасынын конкурсунда 1 миллион сом утуп алды. Кошо каржылоо катары ЖӘБ органды жергиликтүү бюджеттен 614 960 сом бөлүп берди. Эки мектепте ашканаларды толугу менен ондоп чыктык, канализация системасын, ашкананын ичин жаңыладык, балдар колдорун жылуу суу менен жууп турсун деп суу жылыткычтарды орноттук. Мындан тышкary ашканага жаңы жабдууларды сатып алдык. Мисалы, мештер, демдеме меш, муздаткыч, камыр жууругуч, жемиш кескич, идиш жуучу жай, отургучтар жана үстөлдер сатып алынды. Ашпозуларга иш үчүн бардык ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Эгерде мурда нанды башка жерден сатып келсек, азыр таттуу нанды жана пирожкилерди өзүбүз эле жасап калдык, кенже жана жогорку класстардын окуучулары үчүн ысык тамак жасап жатабыз. Тамактын сапаты да бир кыйла онолду. Мурда балдар толук жебей, таштап кетишсе, азыр тамакты калтыrbай жеп калышты. Бул долбоорду ишке ашыруунун натыйжасында эки мектепте жаңы төрт иш орду пайда болду. Мурда биздин мектепте ашпозчу болгон эмес, ашкананын кызматкерлери гана болчу. Эми болсо үч ашпозчу жана үч кызматкер иштейт. Ошентип мектептеги жашоо кызып жаткан учур. Окуучулардын, мугалимдердин жана ата-энелердин маанайы абдан жакшы, баары ыраазы.



**Ольга ОВЧЕРЕНКО,  
35 жашта, үй кожойкеси,  
2-3-класстарда окуган эки баланын энеси:**

– Биздин прогрессивдүү мектебибиз үчүн абдан кубанычтамын. Бул мектепте билим деңгээли гана жорору болбостон, балдар үчүн мыкты шарттар да түзүлген. Ашкананы жаңылагандан бери тамак да оңолуп, балдар тоё жеп калышты, жада калса дагы сурашат. Бардык тамактар даамдуу, жаңы. Балдарым мектептен курсагы ток келишет, ашкананын тамагын дайыма макташат! Мектептеги сапаттуу тамактануу – бул мыкты билим берүүгө шарт түзүп, дени сак муунду өстүрөт. Мурда ашкананын абалы ата-энелерди абдан санаага салчу. Эми болсо ушундай көйгөй болгонун унутуп баратабыз.

**Минавар НИЯСОВА,  
Ак-Башат айылындагы  
мектептин директору:**

– Биздин мектептеги көйгөй жергиликтүү бийлиkke акыры жеткенине бактылуубуз. Алар Ак-Башат айылындагы чакан мектептин бардык пландарын ишке ашыра алышты. Бул мектепте 266 окуучу билим алат. Алардын ичинен 129 бала – кенже класстын окуучулары мектептин ашканасында тамактанышат. Долбоордун жардамы менен, биринчиден, ашкана толугу менен ремонттолду, буга чейин эч болбогон жыт соргучту орноттук, полго кафель төшөлдү, электр системасы жаңыланды, үч идиш жуучу жай жана суу жылтыкыч орнотулду. Балдар колдорун жылуу суу менен жууп калышты. Экинчиден, ашкананын тамак жасоочу блогундагы жабдууларды толугу менен алмаштырдык, эки камералуу муздаткыч сатып алдык, демдегичи бар электр мешин, эки идиш жуучу ваннаны, идиш үчүн текчелерди, эки тамак жасоочу үстөлдү, суу жылтыкычты, идиш-аяктарды, таразаны жана дагы көп буюмдарды сатып алдык. Мурда балдарга булочка жана чай берчүбүз, бул




үчүн Кара-Балта шаарына же Новониколаевкага атايын барып келчүбүз. Жолго бир топ акча кетчү. Ашкананы толугу менен ондол чыгып, жабдууларды жаңылагандан кийин балдардын толук тамактануусу үчүн бардык зарыл шарттар түзүлдү. Азыр балдар ысык тамак ичип калышты, нанды, таттууну өзүбүз жасайбыз. Ата-энелер “балдарыбыз ачка калбаса болду” деп тынчсыздандай калышты. Себеби көпчүлүк окуучулар 3 км аралыкты басып өтүп, башка айылдардан келип билим алышат. Мурда ысык тамак болбогондуктан, орундардын тартыштыгынан кенже класстарды экинчи неөмөткө калтыра алчу эмеспиз. Ошондуктан баары биринчи неөмөттө билим алчу, класстарда кысылып отурушчу. Эми болсо окуучуларды эки неөмөткө бөлүп койдук. Ошондой эле балдарда күрөш жана волейбол боюнча спорт секцияларына катышууга мүмкүнчүлүк пайда болду. Бул секциялар мектептеги ремонттон кийин ачылган. Мындан тышкaryы англис тилин жана комуз черткенди үйрөткөн курстар да пайда болду. Балдардын көңүлү жайдары, тамакка табити бар – бул үчүн абдан бактылуумун. Ата-энелер жана мугалимдер ыраазы. Алыссы аймакка колдоо көрсөткөнүңөр үчүн чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирем. Анткени адатта алыста жайгашкан айылдар көңүл сыртында кала берет эмеспи.

M



# Биздин мектептин окуучулары Кыргызстанда гана эмес, анын сыртында да таанылышат

*Ош облусунун  
Чоң-Алай районундагы  
Чоң-Алай АА*



**Алтымыш АКИМОВ,  
35 жашта, мугалим:**

– Өмүр бою Дароот-Коргон айылында жашап келдім. Төрт баламдын экөө бешинчи жана жетинчи класстарда окушат. Алар билим алган мектепте мен 10 жылдан бери орус тили жана адабиятынан сабак берем. Бул – райондогу эң чоң мектеп. Бул мектеп 1951-жылы бириңчилерден болуп курулган. Ал эми 1988-жылы жаңы имарат курулган эле. Учур-

да бул мектепте 700 окуучу билим алат, 70 педагог иштейт, 27 техкызматкер бар. Биздин мектепте гана эмес, Чоң-Алай айылдык аймагындагы калған жети мектепте да көп жылдардан бери окуунун кандайдыр бир жаңы, заманбап усулдары киргизилген эмес. Азыркы технологиянын доорунда дүйнө жүзү маалымат менен ықчам алмашып жаткан учурда күн сайын жаңы билимге жетүүнүн жаңы ықмаларына болгон мұктаждық да көбөйдү. Бирок биздин балдарда жаңы технологияларды колдону-

уга мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Түрдүү сынактарда жана олимпиадаларда биздин балдар канчалык артта калганы билинип турчу. Ал эми жогорку окуу жайларына тапшырып жатканда биздин балдар төмөнкү жыйынтыктарды көрсөтүшчү, Интернетти колдонуу, видеосабактарга катышуу өндүү кадыре-се көндүмдөргө ээ болушкан эмес.

2017-жылы бизге Долбоордун өкүлдөрү келишип, айыл өкмөтүнүн кызматкерлери менен ар бир айылдан жашоочуларды чогултуп, эң күрч көйгөйлөрдү аныктап чыгышты. Көйгөйлөр абдан көп эле, бирок окуучулардын ата-энелери жана мугалимдер мектептеги билим берүү маселесин козгошуп, анын сапатын жогорулаттуу зарыл болгонун айтышты. Бул маселени чечүү үчүн демилгелүү топ түзүлүп, ага мугалимдер, анын ичинде мен дагы, ата-энелер, АӨнүн кызматкерлери киришти. Чакан гранттар программасынын конкурсuna катышшуу үчүн биздин топ “Жаштар – биздин келечегибиз” аттуу долбоорду даярда-дык. Билим берүүнүн сапатын жогорулаттуу үчүн Чон-Алай айылдык аймагындагы бардык мектептер үчүн интерактивдүү такталарды жана компьютердик жабдууларды сатып алууну чечтик. Чоң чогулушта мен долбоор менен тааныштырып, жашоочулардын басымдуу бөлүгү менин долбоорум үчүн добуш бергени чоң жеңиш жана жетишкендик болду! Ошентип, биз 1 миллион сомдук гранттык каражатты утуп алдык! ЖӘБ органы кошо каржылоо катары 300 мин сом бөлүп берди. Тендер аркылуу жети мектепке жана жети бала бакчага интерактивдүү такта, ар бир мектепке проектор-

лорду, түстүү принтерлерди сатып алдык. Ошондой эле ар бир мектепти жана бала бакчаны Интернетке коштук.

Биздин мектепте интерактивдүү тактаны орус тили жана адабияты классына орноттук. Ошентип, акыры жаңы технология да бизге жетип, балдар ага канчалык муктаж болгону ошол заматта билинди. Бул окуя балдарга чоң дем берип, сабакка болгон кызыгуусу бир топ артты. 5-11-класстардын окуучулары интерактивдүү тактаны пайдаланган-ды тез эле үйрөнүп алышты. Алар көрсөтмө куралдар жана сүрөттөр аркылуу материалдарды өздөштүрүп, Интернетти колдонгонду үйрөнүп, активдүү болуп калышты. Интерактивдүү такта окуучуларды олимпиадага даярдаганга жардам берет, аны менен иштеген абдан ыңгайлуу, буга чейин жазгандарыңды сактап, кайра көрүп чыксаң болот. Балдарда өзүнө болгон ишеним артты, түрдүү ба-гыттар боюнча жөндөмдүүлүгүн өркүндөтүп жатышат. Өз балдарым да жакшы жагына өзгөрө баштаганын байкадым. Балдарым көбүрөөк окуй башташты, электрондук китептерди жакшы көрушөт, көнүгүүлөрдү тез эле аткарып калышты, тапшырмаларды жасоого каалоосу күч. Жаңы технологиялар окуу процессине болгон кызыгууну пайда кылганына ата-энелер да кубанып жатышат. Алар балдарынын жүрүм-туруму өзгөргөнүн көрүшүүдө. Балдар окууга жоопкерчиликтүү мамиле жасап, келечекке чоң пландарды кура башташты, аларда алдыга болгон умтулуу пайда болду. Биздин мектептердин бүтүрүүчүлөрү Кыргызстанда гана эмес, анын тышында да кенири таанылат деп ишенем.

M



# Шаардагы көптөгөн мектепке чейинки мекемелерге караганда биздин бала бакчада мыкты шарттар түзүлгөн

**Нарын облусунун  
Ат-Башы районундагы Ак-Муз АА**



**Гулмайрам КЫРГЫЗБАЕВА, 60 жашта,  
бала бакчанын директору:**

– Мен үй-бүлөм менен Ак-Муз айылында 12 жылдан бери жашайм. 2007-2019-жылдары 120 наристе тарбияланган бала бакчада тарбиячы болуп иштедим. Акыркы жылдары бакчадагы орун абдан тартыш болуп жатат. Бала бакча мынча сандагы балага эсептелинген эмес. Айлабыз кетип, бир керебетке 2-3 баланы жаткырууга туура келди. Шайшеп-жууркан да жетишпей, матрастан баштап шайшепке чейин ата-энелерден суроого мажбур болдук. Биз балдарды музыкага окута алган

жокпуз, себеби бала бакчада музыкалык аспаптар жана аппаратура болгон эмес. Интернет тууралуу ооз да ачпай эле коёлу, бизде атүгүл документтерди жүргүзүү үчүн компьютер да жок эле. Сөздүн ток этээр жерин айтсам, биз балдарга толук мектепке чейинки билим жана тарбия бере албай келдик. Бул маселе менен айыл өкмөтүнө кайрылганбыз, бирок акча каражатынын жоктугунан алар биздин маселебизди чечип бере алышкан жок.

2017-жылы айыл өкмөтү көпчүлүк тургундарды чакырып, чогулуш өткөрдү. Ошондо бизден көйгөйлөрүбүздү айтып берүүнү өтүнүштү. Биз ата-энелер менен чогуу бала бакчадагы көйгөйлөр туу-



ралуу айтып бердик. Башка жашоочулар болсо таза суунун жоктугу, ондолбогон жолдор, мектептин, бала бакчанын, оорукананын начар абалы тууралуу кеп козгошту. Мен бардык коомдук иш-чарапларга жигердүү катыша баштадым. Ошентип демилгелүү топко да мүчө болуп кирдим. Бул топ биздин бала бакчанын көйгөйлөрүн чечүү боюнча планды иштеп чыкты. 2018-жылы жыйынтоочу эллеттик чогулушта катышуучулардын көбү Долбоордун гранттык программасына катышуу үчүн эки артыкчылыктуу долбоорду тандап алышты. Чогулуштун катышуучуларды мектептеги билим берүүнүн шарттарына басым жасаган долбоорду (мектепке пластик терезелерин орнотуу) жана “Балдар – биздин келечек” аттуу биздин долбоорду (бала бакчаны зарыл болгон жабдуулар – эмерек, идиш-аяқ, оюнчук менен камсыз кылуу) тандап алышты. Дал ошол маалда 50 орунду кошумча корпустун курулушу бүтүп калган. Корпосту зарыл болгон эмеректер жана буюмдар менен камсыздаш керек эле.

2018-жылы биздин долбоор 1 млн. сом өлчөмүндө грант утуп алды. Бул акчага кошо каржылоо катары жергилиткүү бюджеттен 126 500 сом бөлүндү. Биз бул акчага бала бакча үчүн зарыл буюмдардын баарын сатып алдык. Ошентип, 90 керебет, 70 матрас, 120 төшөк, жапкыч, жаздыктар, 200 комплект шайшеп, килемдер, күзгүлөр, интерактивдүү такталар, компьютер, проектор, санаарип пианино, эки комуз, музикалык колонка, видеокамера, эки телевизор, сууну тазалоо үчүн фильтр, шамчырак, оюнчуктар, нан бышыруу үчүн электр меши жана жайлоддо бала бакча ўюштуруу үчүн чоң металлдан куралган боз үй сатып алынды.

Бала бакча бардык талаптарга шайкеш жабдылгандыктан жаңы тайпа ачылып, бакчада музикалык зал да пайда болду. Балдарга ырдаганды, бийлегенди үйрөтүүгө мүмкүнчүлүк пайда болду; ар бир баланын өзүнүн керебети жана жаңы шайшеп, жуурканы бар; жергилиткүү бюджеттин эсебинен Интернетке кошуулуп, интерактивдүү такта аркылуу сабактарды санаарип форматта өткөрөбүз. Тарбиячылар өз билимин терендетип, балдар менен иштөөнүн жаңы заманбап иннова-

циялык усулдарын Интернеттен издең табышуда. Жаңы жумушчу орундар түзүлүп, кадрлар резервинен айылдын 11 тургунун кошумча ишке алдык. Алардын ичинен үчөө тарбиячы, экөө бала багуучу, алтоо техникалык кызматкерлер. Булардын маянасы Билим берүү министрлиги аркылуу төлөнөт. Балдар жаңы жабдууларга жана оюнчуктарга абдан кубанышты. Алардын жүрүмтурумунда да оң өзгөрүүлөр байкалууда. Балдар мурдагыдан да активдүү, эркин болуп, окуганды же санаганды үйрөнгөндө кыйналбай, чоң жылыштар байкалууда. Балдар талаптагыдай билим жана тарбия алып жатышат. Бала бакчага киргиси келгендер көбейүп, мурда төрт тайпа болсо, азыр бешөө болуп калды. Эми жаңы бала бакчаны ачуу пландарын түзө башташ керек.

**Кенже ОСМОНОВА,  
45 жашта, чоң эне:**

– Мурда эки неберем бала бакчага барганды жерде укташчу, башкалар керебетте жатчу. Менин билүүнүн төшөнчү-жууркандарды алып келчү. Эми болсо бардык балдар керебетте уктайт, ар биригинин өзүнүн төшөнчүсү бар. Балдардын абыл-эсин өнүктүрүү үчүн көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр пайдада болду, балдар мурдагыдан да ачык, шатыра-шатман жүрүштөт. Ата-энелер да өзгөрдү. Көптөр баланы мектепке чейин билим берчү мекемеге жиберүү зарыл экенин түшүнүштү. Бакчага барбаган бала ал жакта тарбияланган баладан бир топ айырмаланып турат. Мынданай айырма балдар мектепке барганды байкалат. Бала бакчага баргандар оюн эркин түшүндүрө алышат, сүйлөшкөндү билет, ырдай алышат, тамга таанышат, китең окуй алышат, бир сөз менен айтканда өз алдынча болуп калышат. Ал эми бакчага барбаган бала уялып, курдаштарынан артта кала баштайт экен. Биздин бакчада шаардагы көптөгөн бакчаларга караганда мыкты шарттар түзүлгөн жана биз мууну менен абдан сыймыктанабыз.

Баяндардын топтомун  
ЭҮЖӘБОЖ  
Долбоорунун  
мыкты практика  
боюнча адиси  
**Гуляим  
ШАМШИДИНОВА**  
даярдады

# Таза суусуз өткөн күндөрдү эстесем жүрөгүм зыркырайт

## Чүй облусунун Аламұдун районундагы Гроздь АА

**Каныш БАЗАРКУЛОВА,  
72 жашта, пенсионер:**

– Менин үй-бүлөм чоң – беш балам, 10 неберем бар. Балдарым өз оокатын кылып, бизден бөлүнүп кетишкен. Биз менен уулум үй-бүлөсү менен жашайт. Бирок баары бир эски үйдө кадимкидей тар болуп калды. Ошондуктан 2020-жылды жер участогун алып, биздин айылдагы жаңы конушта үй кура баштадык. Жаңы конушта әч кандай суу болгон эмес. Мындан улам үй курғандар абдан кыйналдык, жарым километр аралыктан суу ташып келчүбүз. Бирөө машинеси менен барса, экинчиси арабасына флягаларды салып алып ташып келет, башкасы болсо сууну эшекке артып келет. Жайында сууну арыктан алып жаттык. Ошентип, беш жылга созулган азаптуу курулуштан кийин 2015-жылды үй-бүлөбүз менен жаңы үйгө көчүп бардык. Албетте маңдайыбыз жарыла кубандык. Бирок бириңчи күнү эле таза суунун азабын чеге баштадык. Баягы эле суу ташымай окуясы кайталанды. Кышында сууну чанага жүктөп алып ташычубуз. Биздин көчөдө 30га жакын кожолук бар, ал жакта негизинен жаш үй-бүлөлөр жашайт. Келиндер суу ташып жүргөнүн көргөндө каңырыгым түтөйт. Анткени аларга суу

күнүмдүк тиричилик үчүн абдан зарыл да. Курулуш жүрүп жаткан маалда әч кандай суу түтүк тарамы болбогонун түшүнчүбүз. Ошондуктан болгонун болгондой кабыл алып эле унчукпай иштей бергенбиз. Бирок үйгө көчүп келгендөн кийин бул маселени чукул арада чечиш керектигин түшүндүк. Кошуналар менен чогулуп алып айылдын старостасын жемелей баштадык. Ал болсо жакында чоң жана жакшы өзгөрүүлөр болоорун, кайсы бир Долбоор келип, биздин көчөнүн гана эмес, жалпы Бирдик айылынын суу маселесин чечип берээрин айтты.

2015-жылдын жайында айыл өкмөтүнүн кызматкерлери жаңы конуштун бардык жашоочуларын чогултуп, жыйын өткөрүштү. Бул жыйынга ЭҮЖӘБОЖ Долбоорунун өкүлдөрү да катышты. Чогулуш буга чейин болуп көрбөгөндөй форматта – оюн формасында өттү. Топ-топторго бөлүнүп алып, биз айылдагы әң көйгөйлүү маселелерди аныктай алдык. Андан соң айылдык аймактын жалпы чогулушунда артыкчылыктуу көйгөйлөрдү тандап жатканда жашоочулардын көбү биздин маселебизди тандап алысты. Бул үчүн биз ушул кезге чейин әллеттиктеге ыраазычылыгыбызды билдирип келебиз. Натыйжада ичүүчү суу көйгөйүн чечүү боюнча биздин долбоор конкурста 1 миллион сом утуп алды. Жергиликтүү бюджеттен кошо каржылоо түрүндө 100 миң сом бөлүндү. Бирдик айылында 400 үй кожолукта 1350 адам жашайт. Чогулган акчага 2016-жылды суу менен жабдуу системасын орноттук, төрт көчөгө төрт кудук орнотулду, 1,5 км жерге суу түтүк куурлар төшөлдү, болгондо да куур ар бир короого жетти. Сууну ар бир короого жеткиргендөн кийин көпчүлүк жашоочулар үйлөрүндө суу жылтыркычтарды, раковина, кир жуугуч автоматтарды орнотуп, жуунучу бөлмөлөрдү, даараткананы жасай баштاشты. Бизден кийин көчүп келе баштагандар жолдуу экен, анткени негизгиси суу бар, калган маселени чечсе болот. Долбоордун жардамы менен адамдардын турмушу онолду, азаптуу күндөр артта калды. Азыр каалаганда идиш, кир жууп, каалаганда жуунуп алабыз. Суу ташып жүргөн күндөрдү эстесем жүрөгүм зыркырайт. Кантип ошого чыданыбызды да түшүнө албай кетем. Айтор, адамдардын жашоосу жакшы жагына өзгөрдү, баарыбыздын маанайыбыз ачык, көңүлүбүз ток. Биздин орчундуу көйгөйүбүздү чечип бергендердин баарына ыраазычылыгымды билдирем. Биз, биздин балдарыбыз жана неберелерибиз сиперге дайыма ыраазы болобуз!



# Таза суу аялдын түйшүгүн жөңилдетет

*Ош облусунун  
Ноокат районундагы  
Гүлистан АА*



**Бахтияр МИРЗАКУЛОВ,  
55 жашта, дыйкан:**

– Менин үй-бүлөм “Абад-Дала” участогунда 1994-жылдан бери жашап келатат. Мен билгенден бери бизде таза суу азап болчу. Биздин үй-бүлө сууну бир километр алыстыктагы айылдан жөш ташып келчү. Ал эми кышында сууну арыктан алчубуз. Баарынан да аялдарга кыйын болчу. Аялым, кыздарым, келиним сууну көбүрөөк ташычу, бул болсо абдан көп убакытты жана күчтү алып коёр эле. Эки жыл мурда кызым сарык менен ооруп кал-

ды. Себебин издей келсек, жугуштуу оору арыкта- гы сууну ичкендөн кийин пайда болуптур. Ушундан кийин узак аралыкка жана кыйналып жеткирген- ге карабай сууну колонкадан гана алып калдык. Бул маселени чечип берүүсүн өтүнүп, айылдык көнештин депутаттарына, айыл өkmётүнө бир нече жолу кайрылганбыз, жергиликтүү мамлекеттик администрацияга кат жазчубуз. Бирок бюджетте акча жок деген эле жоопту укчубуз. 2017-жылы жайында Маданият үйүндө чогулуш өтүп, ал жерде элет- тиктер менен чогуу айылдын негизги көйгөйлөрүн аныктап чыктык. Бириңчи кезекте таза суунун жок-



түгү маселесин бөлүп алдык. Андан соң чогулушта адамдар биздин маселени артыкчылыктуу деп тандап алышып, айыл өкмөт башчы жакын арада таза суу маселеси биротоло чечиле турганын айтты. “Абад-Дала” участогунда жашагандарды бул кабар абдан кубандырды, биз өз максатыбызга жеткени-бизге сыймыктанып турдук. Ошентип ЖӘБ органдашынын, жергилиткүү жамааттын биргелешкен күч-аракети менен, Долбоордун колдоосу алдында 30 жылдан бери көкөйгө тийген маселе акыры чешилди. Адамдар арыктан суу ташыганды токтолуп, сууну кошуна участокton алып жатышат. Азыр суу ташып келүүгө кеткен убакытты маанилүү иштер-

кейгөйүн чечүү үчүн 1 миллион сом утуп алды.

Бул кейгөйдү кантип чечтик? Кошуна айылдагы “Исмаил-Ата” участогунда басымы жакшы артезиан скважинасы иштейт. Айылдын тургундары ушул таза сууну колдонууну чечиши. Скважина 1,3 км аралыкта жайгашканына карабастан айылдын тургундары чункур казып, куурларды төшөп, линияларды монтаждоо иштерине жигердүү катышып беришти. Беш көчөнүн ар бирине суу түтүк линиясы төшөлүп, эки көчөнүн жашоочула-

ры сууну өз үйлөрүнө өткөрүп алысты, сууну эсептегичтер орнотулду. Мындан ары суу эсептегич ар бир үйдө орнотулуп чыгат. Ошентип ЖӘБ органдарынын, жергилиткүү жамааттын биргелешкен күч-аракети менен, Долбоордун колдоосу алдында 30 жылдан бери көкөйгө тийген маселе акыры чешилди. Адамдар арыктан суу ташыганды токтолуп, сууну кошуна участокton алып жатышат. Азыр суу ташып келүүгө кеткен убакытты маанилүү иштер-



ге сарптаپ жатабыз. Өзгөчө аялдарда үй-бүлөсү үчүн көбүрөөк убакыт пайда болду. Ошондуктан балдар жана карылар кароосуз калбай калды, атүгүл өздөрү үчүн да убакыт таап жатышат. Артезиан суусу бир кыйла сапаттуу жана ден соолукка да пайдалуу. Жашоочулар донорлорго жана бул Долбоордун аткаруучуларына абдан ыраазы.

**Дилафруза  
ХАЖИМАМАТОВА,  
40 жашта,  
үй кожойкеси:**

– Менин үй-бүлөм “Абад-Дала” участогунда 2002-жылдан бери жашайт. Ошондон бери күн сайын эки, кээде үч жолу 1 км жолду жөө басып, кошуна участоктон суу ташып келчүмүн. Ал жакта көзек да күтүп калчумун. Бул абдан көп убактымды алчу. Кээде сууну арыктан алчубуз. Суунун кирдигинен улам балдардын ичи өтүп, акыркы жолкусунда кызым сарык менен ооруп калды. Күйөөм башка өлкөдө иштейт. Ал үйгө келгенде гана машине менен суу ташып келип, түйшүгүмдү жөңилдетчү. Бирок ал жокто сууну өзүм ташычумун. 2017-жылы жайында кошуналарым менен иш-чарага катышканбыз. Ал жерде бизди топ-топко бөлүшүп, айылдын эң олуттуу маселесин тандап алышыбыз керек эле. Биздин топ таза суу көйгөйүн көтөрүп чыккан. Андан соң бизди чоң чогулушка чакырышып, адамдар биздин долбоор үчүн добуш беришken. Бир жылдан кийин долбоор иш жүзүнө аша баштады. Айылдын бардык тургундары курулуш ишерине жигердүү катышып бериши. Эркектер куурларды төшөөгө жардам берсе, ар бир көчөнүн аялдары кезектешип аларга тамак жасап берип турдук. 2018-жылдын этегинде биздин участокко көпкө күткөн суу да келди. Биз, аялдар күн сайын суу ташып келүүгө 3-4 saat коротпой калдык. Баш убакыт пайда болду.



Бирок эң негизгиси – эч ким арыктан суу албай калды, балдар жугуштуу ооруларга чалдыкпай калышты. Бул көйгөйдү чечүүгө жардам бергендердин баарына абдан ыраазыбыз. Чынын айтсам, биз кошуна келиндер менен биринчи жолу коомдук иш-чарага ушинтип жигердүү катыштык. Биз үй кожойкебиз да. Үй-тиричилигинен башканды билбейбиз, ушак-айындар эле бизге жетпесе, айылда эмне болуп жатканынан кабарыбыз деле жок. Ошондуктан бул иш-чарага катышуу биз үчүн чоң окуя болуп калды. Элибиз үчүн маанилүү маселени чечүүгө өз салымыбызды кошконубузга сыймыктанып турабыз. Эми мындан ары да айылдын жашоосуна жигердүү катышып, аялдардын көйгөйлөрүн талкуулай берели деп чечтик. Азыр аялдын үйдөгү жүгүн кантип женилдется болот деп ойлонуп турган кезибиз.

# Жаңы атайын техника айылдын негизги көйгөйлөрүн чечүүдө

**Нарын облусунун Жумгал районундагы  
Чаек АА**



Баяндардын топтомун ЭУЖӘБОЖ Долбоорунун мыкты практика боюнча адиси **Гуляим ШАМШИДИНОВА** даярдады

**Дүйшөнкул СОПИЕВ,  
пенсионер, 65 жашта:**

– Чаек ААнын жергиликтуү кеңешинин депутаты катары жергиликтуү өз алдынча башкаруу менен иштөө тажрыйбам бар. Узак убакыттан бери ЖӘБ органдарында көрктөндүрүү чөйрөсүндө кызмат көрсөтүү үчүн жетиштүү материалдык-техникалык базасы болгон эмес. Биздин айылдык аймак колхоздун базасында негизделген. Ал эми бул колхоздун бардык кыймылдуу да, кыймылсыз да мүлкү жеке менчикке өтүп кеткен. Анча-мынча нерсе гана муниципалдык менчикте калган. Чаек АА – район борбору, дээрлик шаар болуп эсептелинет. Элдин бардык көйгөйлөрү жана жүгү ЖӘБ органдарынын мойнуна жүктөлгөн: арыктарды тазалаш керек, жолдорду ондол, куруш керек, таштанды чыгарып, аймакты көрктөндүрүү боюнча башка иштерди жа-

саш керек. Бирок ЖӘБ органдары иш жүзүндө салык чогултуп, маалымкат берип, күнүмдүк ишин эле аткарышат. Алар оор көйгөйлөрдү чечүү менен дээрлик алектенишкен эмес. Өзгөче коммуналдык чарбага жана инфраструктурага байланышкан бир топ көйгөйлөр бар эле. Мындай кырдаал айыл өкмөтү бул ишти жасай албаганы үчүн түзүлгөн калган жок. Убагында материалдык-техникалык база ойлонулбай жок кылышкан, жаңы система-нын шартында башкаруу көндүмдөрү болгон эмес, кызмат көрсөтүү жана көрктөндүрүү чөйрөсүндө жергиликтуү өз алдынча башкаруунун иши кантип уюштурулушу керектигин түшүнгөндөр аз болчу. Салык аз чогулуп, бюджет аралык мамилелер көп акчаны талап кылган маселелерди чечүүгө жол берген эмес. Ошондуктан акчанын тартыштыгы, транспорттун жана атайын техникинын жоктугу, чыныгы адистердин тартыштыгы жана башка фактор-

лор азыркыдай кырдаалга алып келди – кейгейлөр көбөйө берди, бирок чечилбей жатты.

2017-жылы биздин муниципалитетте ЭҮЖӘБОЖ Долбоору өз ишин баштап, алар менен кызматташууга коомдук лидер катары мени тартышты. Мен адамдарды чогултуп, аймактагы эң актуалдуу көйгөйлөрдү аныктап чыгып, талкууладык, чогулуштарда сурамжылоо жүргүздүк. Негизинен арыктарды тазалоо, жайытка барчу жолду ондоо, ички жолдорду ремонттоо маселеси кайра-кайра көтерүлүп жатты. Бул объекттердин абалы өтө оор эле, жолдор ушунчалык талкалангандыктан ары-бери катто да мүмкүн болбой калган, көчөлөргө таштанды толуп, эски свалка талаптарга жооп берчу эмес. Таза суу да чон көйгөйгө айланып, андан биринчи кезекте аялдар жана балдар азап чеккен.

Көрктөндүрүү чөйрөсүндөгү маселелер айылдын бардык жашоочулары үчүн маанилүү болгонун кырдаалга жасалган анализ көрсөттү. Ошондуктан чогулушта “Ички инфраструктуралы жакшыртуу – адамдардын татыктуу жашоосунун кепили” деп аталган долбоор артыкылыктуу деп тандалды. Бул долбоордо атайын техниканы сатып алуу каралган эле. ЭҮЖӘБОЖ Долбоорунун жардамы менен 2017-жылы экскаватор сатып алганбыз. Бугунку күндө сапаттуу кызмат көрсөтүп, суу түтүк тармактарындагы авариялардын кесептеттерин жооп, жолдор тартипке келтирилип жатат. Малчылар жайытка кыйналбай жетишүүдө, арыктар жана каналдар да тазаланып жатат. Мындан тышкары таштанды чогултуулуп, тазаланып жатат, таштанды чогултуу үчүн цементтен жана металлдан жасалган контейнерлер орнотулду. Жергилиттүү кеңештин сессиясы таштанды үчүн тарифти бекитип берди: эми ар бир короодон 20 сомдон, кафе жана мекемелерден 50 сомдон чогултуулуп жатат. Атайын техника таштандыны график боюнча жыйнап кетип, жаңы таштанды төкчү жайга алып барып таштайт. Атүгүл адамдар мештин күлүн да акырын чогултуп, сыртка чыгарып коюшат. Көпчүлүк көчөлөрдө таштандыны уруксат берилбеген жерге төккөндер айып төлөйт деген жазуусу бар табличкалар орнотулган. Ошентип көчөлөр тазарып, келген коноктор мындей өзгөрүүлөргө таң калып жатышат. Мындан тышкары атайын техниканын жардамы менен үй көжолуктардын да көйгөйлөру чечилип жатат. Атайын техника суу түтүктөрдү төшөөгө жана канализацияны курууга, чункурларды жана арыктарды казууга тартылууда.

Натыйжада эми көрктөндүрүү маселелери ыкчам чечилип калды. Мурда айыл өкмөтүнө караштуу ТКЧ бөлүмү иштечү. Ал жерде 18 адам бар болчу. 2020-жылдын январынан тартып “Таза-Чаек” муниципалдык ишканасы түзүлүп, кошумча алты жаңы иш орду пайда болду. Долбоор биздин муниципалитетке эл менен эффективдүү иштегенди үйрөттү, жарандардын жоопкерчилигин күчөттү жана ЖӘБОЖ катышуу көндүмдөрүн жакшыртты.

**Бұбұмалим КОЖОМБЕРДИЕВА,  
70 жашта, пенсионер**

– Малын айдап, жайытка көчкөн чабандар өзгөчө кыйналчу: жолдордун жана көпүрөлөдүн абалынын начардыгынан алардын машинелери етө албай, жада калса сууга түшүп кеткен учурлар да болгон. Таза суунун тарыштыгынан улам чабандар сууну 5 км алыс жерден эшек жана ат менен ташычу. Кышында жааган кар элди азапка салат. Себеби бул аймакта кар калың жаайт. Натыйжада жолдор жабылып, ал эми карды күрөп чыгуу үчүн техника болгон эмес. Арык тарамы иштебей калган. XX кылымдын 50-жылдары курулган суу түтүк тарамдарынын эскилиги жетип, чирип кеткен. Суудайыма тарыш болчу. Мунун айынан ар кандай жаңжалдар да болуп турчу. Киши өтчү көпүрөнүн жоктугунан балдар арыкка түшүп кеткен учурлар болгон. Таштанды чогултуп, жыйноо менен эч ким алектенбейт. Мындан улам туш келди жерде таштанды жатчу. Адамдар таштандыны жолдун боюна эле таштап кете берчу. Пластик баштыктар аймактын тегерегинде учуп жүрчү.

Экскаватор сатып алгандан кийин кырдаал түп-тамырынан бери өзгөрдү. Биринчи кезекте жолдорду иретке келтирип, жаңы көпүрөнү курушту. Анын ичинде жайытка барчу жолдо да көпүрө пайда болду. Эски суу түтүк куурларын жаңысына алмаштырып, суу өткөрүштү; чункурларды казып чыгышты; графикке жараша таштанды чогултуулуп, аймак таштандыдан арыла баштады. Жашоочулар мурдагыга караганда жоопкерчиликтүү болуп, короосундагы жана көчөдөгү тазалыкка көз салып калышты. Алар кызмат көрсөтүү үчүн ақыны өз убагында төлөп жатышат. Жаңы атайын техникин жардамы менен үч футбол талаасы курулду. Атайын техника үй көжолуктардын ички маселесин чечүүгө да жардам берип жатат. Мурда жашоочулар жеке менчик фирмаларды жалдачу, азыр ошол эле ишти арзан баада атайын техника жасап берүүдө. Жалпы жонунан алганда Чаек айылдык аймагынын эли үчүн жашоо оңолду. Бул аймакка кирген үч айыlda 12 619 адам жашайт.



# Жаңы тротуар аң-сезимди өзгөртүүдө

*Ош облусунун Кара-Суу районундагы  
Шарк АА*



**Тахир АБДУРАИМОВ,  
65 жашта, пенсионер:**

– Үй-бүлөм менен Ташлак айылында жашайм. Мен бул айылда төрөлүп-өскөм. Жаш кезде колхоздо айдоочу жана куруучу болуп иштедим. 2010-жылы Ош окуяларынан кийин мени Ташлак айылынын бир бөлүгүнүн эл башчысы кылып шайлашкан. Ташлак – Кара-Суу айылдык аймагынын борбордук айылы. Кара-Суу айылдык аймагынын курамына алты айыл кирет. Ташлак аркылуу Ош-Бишкек трассасы өтөт. Мурда СССР доорунда бул трассанын боюнда тротуар бар болчу. Бирок бара-бара

андан эч нерсе калган жок. Ал эми бул трассада кыймыл эч качан токтобойт, жолдун эки тарабында тең коомдук мекемелер, уюмдар жана ишканалар, анын ичинде бала бакча, эки мектеп, уч мечит, кафе жана ресторандар, наабайканалар, көмүр саткан күркөлөр орун алган. Тротуар жана светофор болбогондуктан адамдар жолдун чети менен басышчу, балдар жолго чуркап чыкчу, адамдарга жолду кесип өтүү өтө кыйын эле. Жолдо бараткандарды буйтап өткөн айдоочулар машинесинин сигналын катуу басат, мындан улам кулак-мээн жеген ызычуу такыр бүтчү эмес. Жол кырсыктары да көбөйдү. Мисалы, акыркы эки жылда эле бул трассада ка-

рыя жана эки окуучу көз жумду. Жергилиткүү тургундар балдары үчүн тынчсызданып отураар эле. Атүгүл чоң адамдарга да трассанын жанынан басуу кооптуу болчу. Бул маселени чечип берүүнү өтүнүп адамдар кайда гана кайрылган жок. Бирок акчанын тартыштыгынан улам маселе чечилбей келди.

2017-жылы биздин аймакта ЭУЖӨБОЖ Долбоору ишке ашырыла баштады. Бул долбоорго мен да жигердүү катыштым. Чү дегенде эле айыл өкмөтү Долбоор менен чогуу Ташлак айылынын тургундарын чогулушка чакырды. Бул чогулушта айылдын көйгөйлөрүн тизмектеп, аларды чечүү жолдорун талкуулладык. Көйгөйлөр чындап эле өтө көп болчу. Ар бири боюнча демилгелүү топтуу (мындан ары – ДТ) түзүп, лидерлерди – топтордун төрагаларын тандадык. Ошентип мен тротуар көйгөйүн чечүү боюнча топтун төрагасы болуп калдым. Биздин топко жашоочулар, айыл өкмөтүнүн адистери жана жергилиткүү көнештин депутаттары болуп 11 киши кирди. Биз өз долбоорубузду “Жолдогу кырдаалды өзгөртсө болот” деп атап, долбоорду ишке ашыруу боюнча иш-аракеттер планын даярдадык. Жыйынтыктоочу чогулушка буга чейин болуп көрбөгөндөй көп киши чогулду – 900 адам артыкчылыктуу долбоорду тандап алуу үчүн чогулду. Ошентип тогуз долбоор добушка коюлду. Алар: мектептин айланасын тосмолоо, жарыктандыруу, бала бакчанын аянтчасын жабдуу, таза суу, жаштар борбору, жолдорго асфальт төшөө, сел маселеси, көпүрө жана тротуар. Натыйжада көпчүлүк адамдар эки артыкчылыктуу долбоор үчүн добуш беришти. Алар: тротуарды орнотуу (жол кырсыктарын алдын алуу жана элдин коопсуздугу максатында) жана мектептин айланасын тосмолоо (эки мектептеги аянтка асфальт төшөө). Долбоордун гранттык программасынын конкурсuna катышып, эки сунуш төң 1 миллион сомдон утуп алды.

Тротуарды орнотуу үчүн 1 миллион сом гранттык каражаттан тышкary кошо каржылоо катары жергилиткүү бюджеттен кошумча 1 миллион сом бөлүндү. 2 миллион сомго Ташлак айылында Бишкек-Ош негизги жолунун боюнда узундугу 2 км., туурасты 2 метр болгон, асфальт төшөлгөн тротуар жасалды. Айыл тургундары да өз салымын кошту. Эллеттиker 20 адамдан болуп 7 топ түзүп, бир апта бою майда ташты тегиздеп чыгышты. Элдин эмгек салымы 70 000 сомдон ашты. МАИ аркылуу бир мектептин тушунда светофорду жана жол белгилерин орноттук, үч жерге жөө жүргүнчүлөр үчүн белги салдык, жол бекет кызматы туруктуу нөөмөттө турат. Эми бизде жөө жүргүнчүлөр үчүн өзүнчө жол бар. Ошентип айылдын көптөн берки оор маселеси чечилип, элдин коопсуздугу үчүн да жакшы болду. Ошол замат жол кырсыктары да кескин азайды, адамдар коркпой эле жолду кесип өтүп калышты. Ата-энелердин балдары үчүн санаасы тынч, келиндер баласын коляскага отургузуп алып ары-бери сейилдеп жүрүшөт, кары адамдар кечкисин мечитке каттап турушат. Жада




калса майыптар үчүн пандустарды да орноттук. Адамдар, өзгөчө окуучулар жол эрежелерин сактап жатышат. Эгерде мурда адамдар таштандыны жолдун боюна эле таштап келсе, азыр болсо ойдогудай таза болуп калды. Жаңы тротуар элге абдан жагып, ЖӨБ органына болгон ишеним артты. Коомдук жайларда адамдар жергилиткүү бийликтى мактап, айыл өкмөтү жакшы иштей баштады деп көп айтышат.

Кызыгы, көп көчөлөрдө адамдар да демилге көтөрүп, жаңы демилгелүү топторду түзүп жатышат, өз көчөсүндөгү кайсы бир көйгөйдү чечүү үчүн өз алдынча чогулуп, ийгиликке жетишүүдө. Биздин алгачкы болуп түзүлгөн демилгелүү топторго салыштырмалуу жаңылары эмнени каалаганын, ким менен жана кантип иштегиси келгенин, кимден жардам күтсө болоорун, ал эми кимге кайрылып убара болбой эле коюш керектигин так билишет. Алар ЖӨБ органдарына, жергилиткүү ишкерлерге жана демөөрчүлөрө, түрдүү долбоорлорго жана донордук уюмдарга кайрылышат. Ошентип, ЖӨБ органдары менен чогуу таза суу, көчөлөрдү жарыктандыруу, ички жолдор өндүү башка дагы артыкчылыктуу көйгөйлөрдү чечип жатышат. Ошону менен бирге демилгелүү топтун курамына киргиси келген адамдар да көбөйдү, өз айылына пайда алып келип, коомдук ишке тартылгысы келгендердин катары калындаады.

Тротуардын иш жүзүндөгү жыйынтыгы көзгө көрүнөрлүк. Бирок муун менен гана чектелип калбаш керек. Тротуар элестүү айтканда жергилиткүү жамааттын аң-сезимин өзгөрттү десек болот. Бул жергилиткүү жамаат менен ЖӨБ органы биргелешип иш жасаса, жыйынтыгы кандай болоорун көрсөткөн долбоор болуп калды.

# ЖӘБ КЫЗМАТКЕРЛЕРИНЕ ШАРТ ТҮЗҮП БЕРСЕ, ЭЛГЕ КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮНҮН САПАТЫ Да ЖОГОРУЛАЙТ

**Чүй облусунун Сокулук районундагы  
Күнтүү АА**



**Валерий ШИЛОВ, 52 жашта,  
“Таза-Күнтүү” муниципалдык  
ишканасынын директору:**

– Мен Орусияда төрөлүп, бойго жетип, ошол жерде үйлөнгөм. 1990-жылы үй-бүлөлүк шарттарга байланыштуу Кыргызстанга көчүп келип, Күнтүү айылында орун-очок алдым. 2005-жылы турак жай-коммуналдык чарба жана өзгөчө кырдаалдар боюнча адис болуп, айыл өkmётүнө ишке орношком. Бул кызматта 2018-жылга чейин иштедим. Андан кийин жаңы түзүлгөн «Таза-Күнтүү» муниципалдык ишканасынын директору болуп дайындалдым. Күнтүү айылдык аймагында 7325 адам жашайт, аяны 7217 гектар, курамына беш айыл кирет, үй кожолуктарды саны – 1720.

Эсимдө, айыл өkmётүнө ишке орношкону келгенде XX кылымдын 50-жылдары курулган эски имарат өтө жагымсыз таасир калтырган: имараттын ичи суук болчу, жылуулук начар иштечү, чатырынан суу ағып, документтер көгөрүп кетээр эле. Ным кетпеген, жылыбаган имарatta иштеген кызматкерлер да тез-тез ооручу. Имараттын ичиндеги чакан 12 бөлмөдө айыл өkmётүнүн 15 кызматкери, жайыт комитетинин, СПАнын, ТСКАКБнын кызматкерleri болуп жалпысынан 30 адам иштечү. Бир жолу өрт чыгып, эки бөлмө такыр жараксыз абалга келген.

Андан кийин ого бетер тар болуп, начар шартта ишда илгерилебей койду. Айыл өkmётүнүн кызматкерлери калк менен дээрлик байланышта болчу эмес, алардын өтүнүч-кайрыгууларынан тезирээк кутулууга аракет кылыш, башка органдарга жана уюмдарга жибергенге аракеттенишчү. Мындай кырдаалда элге сапаттуу кызмат көрсөтүү тууралуу сөз кылууга да ооз барбайт.

2015-жылы Күнтүү АА ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун максаттуу муниципалитети болуп калган. Ошол учурдан тартып ЖӘБ органынын ишинде жана жалпы аймакта чоң өзгөрүүлөр башталган. Бириңчи кезекте ЖӘБ органы жана Долбоор аймактагы беш айылдын элинин катышуусу менен ЖМБА-иш-чараларын уюштурду. Бул иш-чарада ичүүчү суу, таштанды, жолдор, бала бакча, мектеп, электр менен жабдуу, көчөлөрдү жарыктандыруу өндүү артыкчылыктуу көйгөйлөр аныкталган. Анын ичинде айыл өkmётүнүн имаратында шарттардын жоктугу көйгөйү да көтөрүлгөн. Бул көйгөйдү чечүү үчүн демилгелүү топ түзүлүп, ага мүчө болуп мен да киргем. Биз иш-чаралардын планын даярдап, маселени чечүүнүн түрдүү жолдорун сүрөттөп берип, зарыл чыгымдарды болжол менен эсептеп чыгып, түрдүү таралтардан акчалай жана эмгек салымы кандай болоорун болжолдоп чыктык. Долбоорубузду “Калкка сапаттуу кызмат көрсөтүү үчүн жагымдуу шарттарды

түзүп берүү” деп атап, жалпы чогулушта элге долбоор тууралуу айтып бердик. Бул чогулушта башка демилгелүү топтор да өз долбоорлорун тартуулашты. Көпчүлүктүн добушу менен биздин долбоор артыкчылыктуу деп тандалып алынып, ЭУЖӨБОЖ Долбоорунун гранттык программасына катышып, 1 миллион сом утуп алды. Кошо каржылоо катары ЖӨБ органы жергиликтүү бюджеттен 200 000 сом бөлүп берди. Бул эки жактан келген акчаны кошуп, 2017-жылы айыл өкмөтүнүн имаратынын чатырын толугу менен ондоп чыктык, өрттөнүп кеткен кабинеттерди калыбына келтирдик, жылуулук киргизип, женил ремонт жасап чыктык. Натыйжада имараттын тышкы көрүнүшү оңолуп, чатырдан суу акпай, бара-бара талкаланып бараткан имарат колдонууга жарап калды. Кышында температура көтөрүлүп, электр энергиясын да үнөмдөп калдык. Бирок эң негизгиси – калкка кызмат көрсөтүү үчүн шарттар да оңолду: адамдар колчатачычын көтөрбөй эле келип калышты, жылуу, ыңгайллу бөлмөдө сырткы кийимин чечип кенен отурушат. Адамдардын жергиликтүү өз алдынча башкарууга карата мамилеси да өзгөрдү. Адамдар айыл өкмөтүнүн кызматкерлерине сыйык мамиле жасап калышты. Биздин муниципалдык ишканабыз үчүн эки кабинет бөлүп бердик. Ал жерде 10 киши иштейт (айдоочулар жана тракторчулар негизинен сыртта жүрүшөт, кабинette төрт адам отурат).

Долбоор менен иштөөнүн натыйжасында айыл өкмөтүнүн кызматкерлери калктын пикирин билип, көйгөйлөрдү аныктап, аларды чечүү жолдорун таба баштashты. Тажрийба алмашуу боюнча иш сапарларында биз өзүбүз үчүн көп жаңы жана пайдалуу маалыматтарды алдык, Кыргызстандагы башка муниципалитеттердин ийгиликтүү иш практикасы менен тааныша алдык. Айыл өкмөтүнүн кызматкерлери ишке болгон мамилесин өзгөртүштү, ар бир келген адамга толук жана сабаттуу жооп кайтарышат, өзүнүн иш милдеттерин мыкты билишет. Айылдык кеңештин депутаттары да жарандарга карата мамилесин өзгөртүштү. Эгерде мурда бардык сессиялар жабык эшик артында өтүп келсе, азыр болсо кеңештер ачык болуп калды, каалаган жарандар кеңештин сессияларына катыша алат. Өз кезегинде жарандарда да ЖӨБ органдарына болгон ишеними артты. Алар суроолору же маселеси



болсо көбүрөөк кайрылып калышты. Айталы, мурда аксакалдар жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мүмкүнчүлүктөрүнө ишенишчү эмес, көйгөй пайда болоор замат “жогору жакка”, адатта жергиликтүү мамлекеттик администрацияга кайрылышчу. Эми болсо карылар да, жаштар да биринчи кезекте айыл өкмөтүнө келишет. Анткени бул жерде аларга жардам берилээрин билишет.

**Мээрим ЖАНЫБЕК кызы, 30 жашта,  
айыл өкмөтүнүн катчысы:**

– Мен Күнтуу айыл өкмөтүндө алты жылдан бери иштейм. 2017-жылга чейин кышында айыл өкмөтүнүн имаратында иштөө абдан кыйын болчу. Үшүгүнөбүздөн бир орунда отура албай, ары-бери басып жүрчүбүз. Бир нече жылыткыч бар эле, аны да бири-бирибизден талашып иштечүбүз. Колубуз көкмүштүм болуп, калем кармай албай калганбыз. Жылыткычты бирөөдөн “тартып алууга” үлгүрсөк, бир аз жылынып, этеп иштей алчубуз. Бирок жылыткыч баарына жетчу эмес. Дем алыш күндөрү өрт чыкпасын деп бардык жылыткычтарды өчүрүп кетчүбүз. Ошондуктан дүйшөмбү күнү ишке чыкканда имарат сөөккө жеткидей суук болуп калчу. Имараттын ичинде суу жок. Ошондуктан эң кичүүсү катары мен күн сайын көчөдөн суу ташып келчүмүн. Жайында колонкадан алсам, кышында кошуна үйлөргө суу сурал барчумун. Мына ушул көрүнүштүн баары имаратка капиталдык ремонт жасаганга чейин улана берди. Андан кийин имараттын ичин жылытып, терезе, эшиктерди алмаштырышты, раковина орнотуп, суу да келди. Мына экинчи кышты жакшы шартта өткөрүп жатабыз. Азыр жылуу жана ыңгайллуу болуп калды. Мен жумуштагы шарттарга абдан ыраазымын. Мурда сырткы кийимибизди чечпей отурсак, азыр андай эмес. Мен бир күнгө пландал койгон иштердин баарын бүтүргөнгө үлгүрөм, мурдагыдай болуп суу ташыбай калдым, адамдар жылуу жана ыңгайллуу кабылдамада кезегин күтүп отурушат. Кесиптештеримдин маанайы да оңолду, бизге келгендер да сый мамиле жасап, чыр-чатактар да азайды.



# Жарык көчө – жарык жашоо

**Ош облусунун Кара-Суу районундагы  
Кызыл-Суу АА**



**Гүлбайра ИСМАИЛОВА,  
52 жашта, мугалим:**

– Мен бул Корок айылында 1987-жылдан бери жашайм. Мен билгендөн бери бул көчөдө эч качан жарык болгон эмес. Бирок бул борбордук көчө, балдар жана чондор мектепке, бала бакчага, мечитке барышат. Кышында кечирээк таң атат, кечинде

болсо тез эле караңы болуп калат. Таңқы беште Кара-Суудан Ошко автобус жөнөйт. Ошого үлгүрүп калгысы келгендер өзгөчө кыйналышчу. Карыңы көчөнү арапап автобуска чуркаган балдар жана кыздар үчүн абдан тынчсызданаар элек. Балдар мектептен көздү чукуп алчудай караңы маалда келишчү. Биз аларды ойлоп алып санаага батып эле отурчубуз. Кечинде балдар дүкөнгө өздөрү



бара алчу эмес, улуулардын гана коштоосунда барууга мажбур болушчу. Кары адамдар мечитке каттай албай калышкан. Адамдар караңыда бутун кайрып алып, же жыгылып, тизесин айрытып алчу. Карапыдан пайдаланып мал уурулук да күч алды, тоокторубуз болсо тулкулөргө жем болду.

Ошондуктан ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун гранттык программасына катышуу үчүн артыкчылыктуу көйгөйдү аныктоо максатында өткөрүлгөн чогулушта адамдардын басымдуу бөлүгү “Жарык көчө – жарык жашоо” деген долбоор үчүн добуш беришти. Албетте башка да көйгөйлөр аталац. Мисалы, ички жолдор, селди тосуу үчүн дамбаларды куруу, бала бакча, сугат суу, спорт, саламаттыкты сактоо өндүү көйгөйлөр көтөрүлдү. Бирок эллеттиктөр көчөлөрдү жарыктандыруу максатын көздөгөн долбоор үчүн добуш беришти. Ичүүчү суу маселеси добуштардын саны боюнча экинчи орунду ээледи. Биз бул долбоорду каржылоо үчүн грант алдык. Албетте бул Кызыл-Суу айылдык аймагы үчүн чоң окуя болуп калды. 1 миллион сомдук гранттык каражаттан тышкary жергилиткүү бюджеттен 365 мин сом бөлүнүп берилди. Бул акчага төрт айылдын төрт көчөсүнө 40 устун жана 138 жарык берчү чырак орнотулду, 5500 метр сым өткөрүлдү.

Натыйжада көчөлөрдүн баарына жарык келип, айылда жаңы жашоо башталды. Тынчсызданган күндөр артта калды, айыл коопсуз болуп, көчөдө “чалынып жыгылам” деп коркпой эле сейилдеп калдык. Балдар кечинде көчөдө ойнап жүрө беришет, энелер балдарын коляскага отургузуп алышп ары-бери сүйрөп сейилдешет. Балдарын мектепке жиберген ата-энелердин санаасы да тынчыды. Балдар, өспүрүмдөр, кыздар saat беште Кара-Сууга коркпой эле кетишет. Карылар мечитке каттап калышты. Балдар дүкөнгө каалаган учурунда кирип чыгышууда. Мал уурулук да токтоду. Адамдардын маанайы оңолду, баары құлуп жүрушөт, чоң пландарды кура баштashты, башка көйгөйлөрдү чогуу чечүү тууралуу сөз кылышп калышты.

**Камал МАМАТОВ,  
75 жашта, пенсионер:**

– Мен Жайчы айылында төрөлүп, өмүр бою ушул жерде жашап келатам. Бул аймактын борбордук айылы. Бул жерде 1500гө жакын адам жашайт. Айылда административдик имараттар, анын ичинде айыл өкмөтү да жайгашкан.

Айылда эч качан көчөлөр жарык болгон эмес. Буга кошумча жолдордун быт-чыты чыкты. Биз өзүбүздү орто кылымда жашагандардай эле сезчүбүз. Кышында жашоо токтоп калчу. Көптөр үчүн таңкы saat 5-бда шаарга кетүү чоң тозок болчу. Кечинде кошуна айылдар менен байланыштырып турган эки көпүрөгө чейин жетип алуу өтө оор эле. Адамдар кечинде үйүнөн чыкпаганга аракет кылчу. Ал эми айылда иш чачтан көп да. Күн сайын иш табылат, мал багыш керек, туугандарга же ко-



шуналарга кирип чыгыш керек. Бирок баарынан да аялдарга оор болду. Анткени алар бала бакчадан же ооруказдан кайтып келатканда өтө кыйналышчу, кечинде мектептен келаткан балдарын ушул жолдон тосуп алышчу. Уурулар үйгө кирип, баалуу буюмдарды көтөрүп кеткен учурлар да болгон. Атүгүл түнкүсүн сугат суунун нугун буруп коюу да чоң азап менен коштолчу.

Көчөлөргө жарык келгенден баштап көп нерсе өзгөрдү. Биздин күнүмдүк түйшүгүбүз бир кыйла жеңилдей түштү. Адамдардын өздөрү да өзгөрдү, баарынын маанайы ачык. Бизге келген коноктор да бул өзгөрүүлөргө таң калып жатышат. Биздин көчө эми шаардагы көчөлөрдөн эч айырмаланбайт. Кечкисин эч ким үйүнде отурбай калды. Жарык берген чырактардын алдында эл топтолуп ары-бери басып жүрөт, бири-бирине конокко барышат, ал эми клубда түрдүү маданий иш-чаралар өткөрүлүп турат. Айыл өкмөтү жаңы трансформаторлорду орнотуп берген. Мурда электр жарығы тез-тез өчүп турса, азыр андай болбой калган. Дагы кызыгы, жер-жерлерде курулуш иштери жанданды. Мигранттар жиберген акчанын жардамы менен адамдар жаңы үйлөрдү кура баштashты. Мурда жаңы футбол аянт-часында балдар жана улуулар күндүз гана ойносо, азыр түнгө чейин топ тээп жүрушөт. Атүгүл түндө да өзгөчө ышкыбоздорду үйгө кууп киргизе албай калдык. Айыл өкмөтү абдан жакшы иштеп жатат. Жаңы инвесторлорду таап, адамдардын көйгөйлөрүн чечип жатат. Айттор, эл жергилиткүү бийликтин ишине ыраазы.

# Көчөлөрдү жарыктандыруу адамдардын жашоосун коопсуз кылыш, жакшы келечекке үмүт берет

**Чүй облусунун Ысык-Ата районундагы  
Жээк АА**



**Раиса Васильевна САЗОНОВА,  
63 жашта, пенсионер**

– Төрөлгөндөн бери Жээк айылдык аймагында жашап келатам. Бул айылда менин балдарым да, неберелерим да жарык дүйнөгө келишкен. Үч не-беремди күн сайын эртең менен мектепке узатып барчумун. Орус тилдүү мектеп Дмитриевка айылында жайгашкан. Башка айылдардан көптөгөн балдар билим алуу үчүн үч километр жерди жөө басып өтүшөт. Өзгөчө кыш маалында абдан кыйналышат, себеби таңында мектепке барып, кечинде ошол эле ээн жерди басып өтүп үйлөрүнө кайтышат. Чынын айтсам, кантеп ушундай кырдаалга чыдап жүргөнүбүзгө ушул кезге чейин таң калам. Анткени балдардын өмүрү коркунучта болчу да, Анын үстүнө балдар Чоң Чүй каналынын үстүндөгү көпүрөдөн өтүшчү. Бир жолу жолбун ит кошунамдын баласына кол салды, мен таяк менен кууп жи-

бергенге үлгүрдүм. Жолбун иттерди маал-маалы менен атып жатканына карабастан алар азайган жок, үйүр-үйүр болуп караңғы жерден адамдарга кол салышат. Мына ошол окуядан кийин улуулар балдарын мектепке коштоп бара баштashты. Бирок өздөрү да бул жерден өткөндөн коркушчу. Көптөр транспортко жетишпей калышат, ошон үчүн мектепке жөө барып-келишет. Кечинде туугандарынан “мени тосуп алгыла” деп суранышат. Ал эми кары адамдар такыр эле эч жакка чыкпай калышкан. Адамдар кечинде көчөдө ары-бери баспаганын айтпасак да түшүнүктүү. Мындан тышкary жол кырсыгы да болду: караңғыда бурчтан машине чыга калып, кырсыкка учураганда адамдар жаракат алып, ооруканага түшүп калышты.

Айылдын бардык тургундары үчүн бул өтө маанилүү тапшырмага айланды. Чукул арада чечим кабыл алып, бул оор кырдаалдан чыгуунун жолдорун табыш керек эле. Түрдүү чогулуштарда

биз бул маселени бир нече жолу көтөрүп чыгып, көчөлөрдү, болгондо да борбордук трассаны жарыктандыруу канчалык маанилүү болгонун какшап эле айтып жаттык. Бирок бардык нерсе акчага келип такалат. 2016-жылы айыл өкмөт башчы эллеттиkerди чогулушка чакырып, ал күнү артыкчылыктуу көйгөйлөрдү тандадык. Бир топ көйгөйдүн ичинен эллеттиker көчөлөрдү жарыктандыруу маселесин тандап алышты. ЭУЖӨБОЖ Долбоору берген гранттын жардамы менен биздин айыл өкмөтү Дмитриевка менен Жээк айылдарынын ортосундагы көчөлөргө жарык жеткирди. Ошентип адамдар кадимкидей сергий түшүштү. Балдар мектепке коркпой өздөрү эле барып калышты. Жолбун иттер да азайды. Көчөлөргө светофор орнотулуп, балдар жолду эрежеге ылайык кесип өтүп калышты. Кары адамдар да жанданып, бири-бирине каалаган учурда конокко бара баштاشты.

**Алим ATTACAUOB,  
33 жашта, дыйкан:**

– Жээк айылдык аймагынын Дмитриевка айылында төрөлүп, ушул жерде өскөм. Бул жерде дайыма эле көйгөйлөр көп болчу. Бирок эл үчүн эң маанилүү көйгөйлөрдүн бири – көчөлөрдө жарыктын жоктугу. Балдарымды бала бакчага өзүм жеткире албай калган учурларда аялым таң ат-пай туруп, жөө балдарды жеткирип келчү. Көчөлөр караңғы, ар бир адам коркот. Окуучуларды сөзсүз бир улуу адам узатып барчу. Кечинде жумуш күнү бүткөндөн кийин көчөдө эч кимдин карааны да көрүнчү эмес, анткени адамдар үйлөрүнөн чыкчу эмес. Айдоочулар караңғыда адамдар көчөгө жүгүрүп чыгат деп коркушчу, машиненин фаралары адамдын көздөрүнө чагылышып, кырык ыктымалдуулугу да жогору болчу. Адатта машине иттерди тебелеп кетчү. Көчөлөр караңғы болгондуктан мал уурулук да тыйылбай келди. Кыш-жай дебей, көчөлөр караңғы бойдон кала берчү. Кары адамдар жана балалуу аялдар үчүн бул өзгөчө азап эле. Биз үч жыл бою бул маселени көтөрүп, айыл өкмөтүнө кайрылып келдик. Бирок көлөмү 6,5 миллион сом болгон жергиликтүү бюджетте акча тартыш эле. Себеби жергиликтүү бюджет эки мектепти, эки ФАПты, бир суу мунарасын, беш насосту жана башка объекттерди каржылайт.

Мен аймактын бардык көйгөйлөрүнө кайыгер кайрай албаган адаммын. Ошондуктан айылдын коом-дук турмушуна жигердүү катышып жүрөм. Бир жолу маанилүү чогулушка катышып калдым. Ал жерде айылдын башка тургундары менен фокус-топторго бөлүнүп алышп, артыкчылыктуу көйгөйлөрдү талкуулап чыктык. Биз жолдордун жана мектептердин абалы, жарыктын жоктугу, таза сунун тартыштыгы өндүү бир топ көйгөйлөрдү көтөрүп чыктык. Андан соң, айыл өкмөтү мени демилгелүү топтун мүчөсү катары ишке тартып, аныкталган көйгөйлөрдү чечүүнү суранды. Биз план даярдадык. Ал планда



маселелерди, анын ичинде көчөлөрдү жарыктандыруу боюнча көйгөйдү чечүүнүн түрдүү жолдорун, каржылоо булактарын сүрөттөп бердик. Көп өтпөй аймактын көптөгөн тургундарындай эле мен да эллеттик чогулушка катыштым. Ал чогулушта өтө артыкчылыктуу көйгөйдү тандап алышыбыз керек эле. Чогулуштун бардык катышуучулары көчөлөрдү жарыктандыруу боюнча долбоор үчүн добушун беришисти. Натыйжада бул долбоор ЭУЖӨБОЖ Долбоорунун гранттык программасынан 1 миллион сом утуп алды. Жергиликтүү бюджеттен кошо каржылоо түрүндө 300 миң сомдон ашык акча бөлүндү. Натыйжада айылдагы узундугу 3285 метр болгон эки көчөдө 64 шамчырак, 64 лампа орнотулуп, 2 237 метр сым өткөрүлүп, электр жарыгын берчү үч автомат-щит орнотулду.

Ошол замат аймактагы атмосфера да өзгөрө түштү. Айыл көзгө жагымдуу көрүнүп, ыңгайлуу болуп калды. Кечинде кадимкидей шаарда басып бараткандай болосуң. Көчөнүн башынан аягына чейин жарык. Адамдар да өзгөрдү, баарынын жүзү жарык, маанайы ачык. Эллеттеги турмуш оңоло баштады. Адамдар жумуштан кийин үймө-үй болуп чогулуп, ары-бери басып сейилдеп жүрүшөт. Жаш курагына карабай топ-топ болуп чогулуп, кайсы бир теманы кызуу талкуулашат. Балдар жыргап ойноп жүрүшөт. Айдоочуларга да женил болду, алар жөө бараткан адамды алыстан эле көрө калып, машинесинин ылдамдыгын азайтышат. Окуучулар үчүн жакшы болду, алар караңғы көчөдөн кантит өтөм деп коркпой калышты. Ата-энелердин да санаасы тынчыды. Айыл тургундары болсо шамчырактарды маал-маалы менен өздөрү эле текшерип турушат, зарыл болсо өз убагында алмаштырып коюшат.

Бул маселени чечип берүү үчүн чын дилинен аракет кылган адамдардын баарына, өзгөчө айыл өкмөт башчысына жана кызматкерлерине ыраазычылыгыбызды билдирибиз. Алар элдин көйгөйүн жумушта гана эмес, бош убактысында да унутушпайт.

# Маданияты жок эл болбойт

**Нарын облусунун  
Кочкор районундагы  
Кара-Суу АА**



Баяндардын топтомун ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун  
мыкты практика боюнча адиси  
**Гуляим ШАМШИДИНОВА** даярдады

**Эсен ЗАРЛЫКОВ, 34 жашта,  
клубдун башчысы**

– 2013-жылы Токмок шаарындагы Республикалык Маданият колледжин бүтүргөндөн кийин Мантыш борбордук айылындагы Кара-Суу аймагындагы жалгыз клубду жетектеп калдым. Клубдун имараты 1972-жылы курулган. Менин атам бул клубда директор болчу. Бала чагымда ата-энем менен клубга кино көргөнү барганды бул имарат мага чоң театрдай эле көрүнчү. СССР кулагандан кийин жергилкүү театр маанисин жоготуп, эч ким маданиятка кызықтай калган. Ошентип имарат четинен урап түшүп, тонолуп, айрымдар тере-

зелерин чыгарып кетсе, башкалары эмеректерин көтөрүп кеткен. Жада калса жылтыуучу трубаларды да чыгарып кетишкен экен. Мындай мародерлук башталганда 1994-жылы жергилкүү бийлик имаратты таптакыр жоготуп албаш үчүн атама үй-бүлөсүн алып, клубдун имаратына көчүп барууну сунуш кылган. Имаратта жылуулук болгон эмес, чатырынан суу акчу, тегерек чети урап, анда-сандагана жөңил ремонт жасалып турчу. 2011-жылы гана имараттын чатырын толук ондооп чыгышты. Ондоо иштери маал-маалы менен, күн жылуу учурда жасалчу. Ал эми кышында ремонт толугу менен токтоп калчу. Мындай көрүнүш 2018-жылга чейин улана берди. Бирок ошол жылы жомоктоту



сыйкырдай эле биздин маселе толугу менен, биротоло чечилди. Бул кантеп мүмкүн болду? Анда сөз башынан болсун.

2017-жылы жайында Мантыш айылында әллеттіктердин арасында сурамжылпоо жүргүзүлдү. Мындей кымгут көптөн бери боло элек эле. Бардыгы иш-чарага жигердүү катышып, бардық көйгөйлөрдү ачык айтып чыгууну каалап турушту. Ал эми көйгөйлөр өтө көп болчу – жолдор, көчөлөрдү жарыктандыруу, таштанды жыйино жана чыгаруу, бала бакчанын жана мектептердин абалы. Акыры клубдун ремонту тууралуу да сөз козголду. Андан соң чогулушта добуш берүү жолу менен әллеттіктер эки артыкчылыктуу долбоорду тандап алышты. “Инфраструктуралы өнүктүрүү – адамдын татыктуу жашоосунун кепили” долбоору инфраструктуралык объекттерди тейлөө үчүн атайын техниканы сатып алууга багытталган. Экинчи долбоор “Айылдык клубдун концерттик залын толук ремонттоо” деп аталды. ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун гранттык конкурсuna катышып, эки долбоор тең ар бири миллион сомдон утуп алды. Жергиликтүү бюджеттен кошо каржылоо катары клубдун ремонтуна 150 000 сом, ал эми атайын техниканы сатып алууга 720 000 сом бөлүндү. Долбоорлор ошол замат ишке ашырыла баштады: ички жолдордун көйгөйүн чечүү үчүн, таштандыны тазалап, чогултуп кетүү үчүн экскаватор-жүктөгүчүтү

сатып алдык. 2018-жылдын күз мезгилинде тендер өткөрүп, подрядчы клубдун имаратын толугу менен ондоп чыкты: түшүп калган шыпты ондоду, пластик терезелерди орнотту, дубалдар түздөлүп, актапалды, сахна жаңырды, бардык эшик-каалгалар алмаштырылды, клубду жылтыту үчүн төрт электр калорифер кошулду. 14 плафон жаңыланып, 284 жаңы, жумшак, ыңгайлуу жана тыкан креслөлор сатып алынды.

Клубдун жаңы имаратынын расмий ачылышы 2018-жылдын декабрь айында өтүп, иш-чарага айыл эли, айылдык кенештин депутаттары, жергиликтүү жамааттын лидерлери, жергиликтүү мамлекеттиск администрациянын башчысы жана ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун өкулдөрү чакырылды. Ошондун бери клубда коомдук иш-чаралар, чогулуштар, жыйындар, бюджет боюнча коомдук угуулар өтүп турат. Майрамдар абдан шандуу белгиленет, концерттер уюштурулуп, ага кыргыз эстрадасынын жылдыздары катышат. Айылдын жаңы мектебинде азырынча жыйын залы жок, ошондуктан мектептин бардык коомдук иш-чаралары да клубда өткөрүлөт. Кыргызда “Маданияты жок эл болбайт” деген накыл кеп бар. Маданиятты артыкчылыктуу тема катары тандап алган элиме абдан ыраазымын. Ошондой эле айылда маданияттын өнүгүүсүнө мүмкүнчүлүк берген айыл өкмөтүбүзгө жана Долбоорго да терең ыраазычылыгымды билдирим.

# Маданият жана руханий байлык болбосо, биздин келечегибиз да болбойт

**Чүй облусунун Сокулук районундагы  
Кызыл-Туу АА**



**Уланбек АБДЫЛДАЕВ,  
55 жашта, дыйкан:**


– Совет маалында айылдарда маданияттын өнүгүүсу үчүн көптөгөн объекттер, анын ичинде клубдар жана Маданият үйлөрү абдан жакшы иштөчү. Башка муниципалитеттердөй эле Кызыл-Туу ААнын жети айылында тең клуб же Маданият үйү бар болчу. Бул объекттер айылдын сыймыгы болчу. Бул жакта эллеттиктөрдин маданий жашосу күүлдөп турараар эле. Маловодное айылынын борборундагы Маданият үйү социалдык жашоонун очогу болчу. Апта сайын бул жакка концерттик топтор келип, дем алыш күндөрү дискотекалар өтүп, жергиликтүү вокалдык ансамбль жандуу үн менен ырдап, гитара, аккордеон боюнча ийримдер иштеп, күн сайын балдар жана чоңдор үчүн тасмалар көрсөтүлүп турчу. Айылдын дээрлик бардык тургундары ар бир майрамда клубга чотулушчу. Ал эми Жаңы жыл майрамында Аяз ата менен Аяз кыз айылды түрө кыдырып, бардыгын чыныгы ма-

скарад кечесине чакырчу. Бул кечеде мыкты жаңы жылдык кийим, мыкты ыр же бий үчүн жакшы байгелер таратылчу. Айтор, айылда жашоо Маданият үйүнүн айланасында кайнап эле турчу. Бардык иш-чаралар шандуу, берекелүү өтчү. Мына ушундай көңүл ток, бактылуу жашоо XX кылымдын 90-жылдарына чейин – Союз ураганга чейин болду. Бирок биздин колхоз ошол кезде анын башында турган легендарлуу төрага Лебедев Павел Ильичтин жардамы менен дагы бир нече жыл кармалды. Павел Ильич мыкты жетекчи, өтө жакшы адам эле, ал согуштун ардагери болчу жана эл арасында өтө чон аброй күткөн. Ал колхоздун төрагасы болуп турган маалда айылдын административдик борбору курулган, анын ичинде мектептер, клуб, бала бакча, ФАП, Экинчи Дүйнөлүк согуштун катышуучуларына эстелик, почта, мал чарба комплекси, колхоз үчүн барак тибиндеги үйлөр, дагы көп имардаттар курулган. Бардык жерде иш кайнап, эч бир адам жумушсуз отурчу эмес. Мен ошол кезди ностальгия менен эстейм. Биз айылда абдан жакшы жашачаубуз,

шаардан айырмаланчұ  
эмеспиз.

1992-жылы колхоз жоюлуп, ар бир үй-бүлө өзүнүн жер үлүшүн алып, жумушчу орундардың саны кескин кыскарып, жаштар шаарды көздөй кача бастады. Ошентип Маданият үйү 1994-жылы ишин токtotуп, имаратты жеke колго ижарага өткөрүп беришкен. Бара-бара имарат кароосуз калып, шыбы кулап түшүп, чатырынан суу ағып, аракеттердин жайына айланды. Мастар имараттын ичиндеги терезе-айнектин баарын талкалап, коомдук дааратканага айландырып салышты. Имараттын ичиндеги колго урунган буюмдар болсо таланып отуруп, акыры жок болду. 2011-жылы гана айына 2000 сом төлөп, кароолчуун жалдай алдык. Бирок имараттын абалы өтө начар болгондуктан дагы жети жыл бул жерде жымжыртык өкүм сүрүп турду.

2017-жылы мен айыл тургундарынын чогулушуна катышып калдым. Бул чогулушта катышуучулар топторго бөлүнүп, Маловодное айылындагы көйгөйлөрдү талкууладык. Адамдар айылдагы дәэрлик бардык көйгөйлөрдү санап беришли. Ал эми мен болсо клубдун, бала бакчанын абалын жана таза суунун тартыштыгын айттым. Бирок дәэрлик бардыгы айылдан көчүп кетип жаткан жаштардын миграциясына карата чара көрүлүшү керектигин айтышты. Жаштар кичи мекенине кайтып келиши



үчүн аларды жумуш менен гана камсыз кылбастан, алардын өнүгүүсү жана социалдашуусу үчүн да шарттар түзүлүшү керек. Ошондуктан Маданият үйү бул маселеде өзгөчө мааниге ээ болду. Айылда калган жаштар лидерлер менен чогулуп, демилгелүү топторду түзүп, Маданият үйүнүн имараттын калыбына келтириүү боюнча план даярдасты. Натыйжада жалпы чогулушта көпчүлүктүн добушу менен “Маданият үйүнүн чөн залын толугу менен ондол чыгуу” долбоору тандалып алынды. Ошентип, биз 1 миллион сом өлчөмүндө грант утуп алдык. Ал эми жергиликтүү бюджеттен кошо каржылоо түрүндө 100 минц сом бөлүндү. 2017-жылы имарат толугу менен ремонттолуп, чытыры алмаштырылды, шыбы ондолду, дубалдарды тегиздел, шыбап, актап чыктык, эски полдорду алып салып, линолеумдан жаңысын төшөп чыктык, пластик те-

резелер орнотулуп, эшиктер жаңыланды. Мындан тышкary жарайык өткөрүп, сахнаны жана кийим которуучу бөлмөнү кайрадан жасап чыктык, кошумча үч бөлмөнү толугу менен жаңылап, кышында да, жайында да колдонууга боло турган күчтүү кондиционер сатып алдык. Жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн 450 минц сомго экинчи кондиционердерди, үн күчөткүчү бар колонкаларды, 184 жумшак отургучтарды сатып алдык. 2018-жылы күзүндө жаңыланган Маданият үйүнүн рас-





мий ачылыш салтанатына айыл элин, аймактагы жети айылдын аксакалдарын жана лидерлерин, айылдык көнөштин депутаттарын, жергилиткүү мамлекеттик администрациянын башчысын жана Долбоордун өкүлдөрүн чакырдык. Ачылыш аземи концерт менен коштолуп, долбоорду ишке ашыргандардын баарына ардак жана ыраазычылык грамоталары тапшырылды.

2018-жылдын декабрь айында Маданият үйүнүн жаңы имаратында алгачкы иш-чараны өткөрдүк. 2019-жылды тосуп алууга өтө көп адам келди. Адамдар ушундай иш-чараларды сагынып калганы көзгө дароо илинди. Биз балаты сатып алып, аны айланып ырдадык. Илгерки замандагыдай эле Аязата менен Аяз кыз мыкты жаңы жылдык кийим, ыр жана бий учүн белектерин тапшырысты. Ошентип, клуб мурдагыдай эле күчтүү ыргакта иштей баштады. Клубдун эшиги дайыма ачык, өтө көп адамдар келип турат, окуучулардын катышуусунда түрдүү майрамдык иш-чаралар өтүп турат. Баса, өзүнүн жыйын залы болбогон мектепке да бул клубдун ачылганы жакшы болду. Себеби көптөгөн иш-чаралар, анын ичинде ата-энелердин чогулушу да мектептин жанында жайгашкан Маданият үйүндө өтүүдө. Бардык коомдук иш-чаралар –

чогулуштар, жыйындар, коомдук угуулар жана куруттай да ыңгайлуу жана жылуу имаратта өтүп жатканын айтпасам да түшүнүктүү болду ошойт. Маловодное айылынын калкы ыраазы, биз өзүбүздүн Маданият үйүбүз менен абдан сыймыктанабыз. Биздин Маданият үйүбүз сырткы көрүнүшү жана ыңгайлуу шарттары боюнча райондо мыктылардын катарында турат. Маданият үйү жайгашкан орду жана ауrases менен өзүнө тартууда. Ал эми гастролдор келген ырчылар жана коноктор залдын мыкты акустикасына таң калышат. Эми жаштар түрдүү маселелерди талкуулап алыш үчүн бул жерге чогулуп турушат, өздөрүнүн иш-чараларын пландал, өткөрүшөт. Айылыбызын старостасы Тууганбек ТУРКЕБЕКОВдун айтмында, ЖӘБ органы Маданият үйү толук иштеп кетиши үчүн кошумча эки штаттык бирдикке кетчү чыгашаны 2020-жылдын бюджетине киргизген экен. Эми Маданият үйүндө клубдун башчысы, кароолчу жана тазалоочу иштейт. Биш турган бөлмөлөргө китеткананы көчүрүп келгени жатышат. Ошондой эле дискотекаларды жандандырып, тасма көрсөтүүнүн пландал турабыз. Комуз жана аккордеон ийримдерин ачуу планыбыз бар. Бирок эң негизги жетишкендик – биз эллөттикерге эң баалуу болгон маданиятты жана руханий байлыкты кайтара алдык. Себеби буларсыз келечек да болбрайт.



# Айылдагы спорт клубу үмүт отун жандырды

**Нарын облусунун  
Ак-Талаа районундагы  
Ак-Тал АА**



Баяндардын топтомун ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун  
мыкты практика боюнча адиси  
**Гуляим ШАМШИДИНОВА** даярдады

***Кубанычбек РЫСПЕКОВ,  
38 жашта, дыйкан:***

– Мен ушул жерде төрөлүп, өмүр бою Ак-Тал айылдында жашап келатам. Бул айылда XX кылымдын 70-жылдарынын этегинде курулган 150 орундуу жалгыз клуб бар. Мен билгенден бул клуб жылуу мезгилде гана иштечү. Себеби клубду куруп жатканда жылуулук системасын орнотобуз деп унутуп калышканбы, же акчаны үнөмдөшкөнбү, айтор жылуулук болгон эмес. Ошол себептен кышында бардык коомдук иш-чаралар – айылдын чогулуштары, жыйындар жана салтанаттуу кечелер мектептин жыйын залында өтчү. Клубдун имаратында аяныт 72 чарчы метр болгон өзүнчө жай бар. 2008-жылы аны спорт клубуна айландырышкан. Бирок бул жай талаптарга жооп берчү эмес, шыбагы урап, электр

жабдуусу эскирип, жылуулугу жок, ал эми спорттук шаймандар жараксыз абалга келген. Мындай шарттарда айласы кеткен адам эле машыкпаса, көбү клубга келбей калган. Улам бир жерин оорутуп же көгөртүп келген балдары үчүн тынчсызданган ата-энелер да машыгууларга жибербей коюшту.

2017-жылы айыл өкмөтү ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун кызматкерлери менен чогуу айылдыктар үчүн чогулуш өткөрдүк. Бул чогулуш жамааттагы көйгөйлөрдү талкуулоо максатында уюштурулган. Мен адамдардын көңүлүн клубдун жана спорт клубунун абалына бурганга аракет жасадым. Маданиятты жана спортту өнүктүрбесөк айылдын өнүгүүсү да мүмкүн болбогонуна, ал эми билим алуу үчүн жана иш издең кеткен жаштар кичи мекенине кайтып келбей турганына басым жасадым. Айылдын келечеги үчүн жаш жана дени сак жашоочулар



булушу керек. Таза суу, жарыктандыруу, жолдор, мектептердин жана бала бакчалардын абалы, ки-тепкана өндүү толгон-токой көйгөйлөр бар болгонуна карабастан менин сунушумду көпчүлүк тургундар колдоп кетиши. Ар бир көйгөйдү чечүү үчүн демилгелүү топтор түзүлдү. Мен болсо спорт клубунун жана клубдун жылытуу системасы маселесин чечүү боюнча топко кошулдум. Бул топко жети адам кирди – машыктыруучу, жаштардын өкүлдөрү, мугалимдер, пенсионер жана айыл өкмөтүнүн кызматкери. Биздин топ “Жаштар үчүн жаркын кепчек” аттуу долбоорду даярдап, анда маселени чечүү жолдорун көрсөтүп, зарыл болгон акчаны эсептеп чыктык. Жергиликтүү жамаат, ЖӘБ органдынын жана ЭУЖӘБОЖ Долбоорунун өкүлдөрү катышкан чоң чогулушта жашоочулар эки артыкчылыктуу долбоорду тандап алышты. Болгондо да катышуучулардын жарымы мектептин көйгөйлөрүнө арналган долбоор үчүн добуш берсе, 41 пайызы клубдун жана спорт клубунун маселесине арналган биздин долбоорду колдоп беришти. Ошентип биз эки долбоорду ишке ашыруу үчүн 2 миллион сом утуп алдык. Ал эми жергиликтүү кеңештин депутаттары жергиликтүү бюджеттен 401 850 сом бөлүп беришти. 2018-жылы клубдун жана спорт клубунун имаратында электр тогун толугу менен алмаштырып, жылуулук үчүн чоң электркалориферди кошуп беришти, спорт клубдун ичи толугу менен ондолду, жаңы эшиктер орнотулду. Мындан тышкary жаңы спорт шаймандарын – күрөш үчүн мат жана килем, көп функционалдуу жана эки жөнөкөй машыктыргыч, гантеляларды, штангаларды, бокс үчүн мээлелерди, каскаларды ж.б. сатып алдык.

Эми спорт клубунда эки нөөмөттө 7 жаштан 17 жашка чейинки 30 бала, он чоң адам машыгат. Ал-

гачкы жетишкендиктерибиз да бар: биздин балдар эркин күрөш боюнча облустук жана республикалык деңгээлдеги таймаштарга катышып, байгелүү орундарды ээлеп жатышат. Айталы, 7-класстын окуучусу Давид ЭСЕНГУЛОВ биринчи орунду ээлесе, 4-класстын окуучусу тынбай биринчи жана экинчи орундарды ээлеп келатат. Менин балдарым да спорт клубунда машыгышат. Азырынча чоң спорттук иигиликтерге жетише элек, бирок алардын ден соолугу мыкты жана күчтүү болуп жетилип келатышат. Жалпынын күчү менен жалгыз клубга жана спорт клубуна жаңы дем бере алганыбызга абдан ыраазымын. Бул клубда айылдагы бардык коомдук иш-чараплар, салтанаттуу кечелер, концерттер өтүп турат. Бул клуб жылуу жана ыңгайлуу болуп калды.

**Чыңгыз ЖАМАЛОВ,  
31 жашта, машыктыруучу:**

– Мен Ак-Тал айылымда төрөлүп, ушул жерде ескөм. Биринчи класста окуган балам да спорт клубунда машыгат. 2008-жылга чейин айылдагы жаштардын дээрлик бардыгы ичип, чегип калган. Мектепте рэкетчилик күч алыш, бейбаштык кылгандар көбейгөн. Мындан улам чукул арада чара көрүш керек эле. Айылдын активдүү жамааты спорт клубун ачуу тууралуу чечим кабыл алган. Ал эми ЖӘБ органы клубдун имаратындағы бир жайды бөлүп берди. АРИС долбоору спорт шаймандарын сатып алууга жардам берди. Бирок биз машыктыруучуну издең таба албай койдук. Ошондуктан балдарды





өзүм машиктырып, спортко болгон кызыгуусун жаратайын деп чечтим. 2008-жылдан 2019-жылга чейин айлык албай, акысыз эле иштеп жүрдүм. Бул менин айылдагы караапайым үй-бүлөдө өскөн балдардын келечегине кошкон салымым болсун дедим. Натыйжада үч жылдын ичинде рэкетчилик жана бейбаштык кылган учурлар азайып, жаштар сергек жашоого ыктап, көптөр спорт менен алектене баштاشты. Бара-бара жабдуулардын тартыштыгы сезиле баштады. Штангалар жана гантелялар керек эле, көп функционалдуу заманбап машиктыргычтар болгон эмес. Биз машиккан жай да жараксыз абалга келип, күрөш үчүн килем эскирип, балдар жаракат ала баштады. Мындан улам ата-энелер да тынчсызданып жатышты. Имаратты толугу менен ондоп, спорттук шаймандарды жаңылап чыгыш керек эле. Бардык көйгөйлөрдү чеккендөн кийин 2018-жылы машигуулар 100 пайызга кайра жандынып, балдар күрөш менен алектене башташты. Азыр алар облустук, республикалык жана эл аралык олимпиадаларда байгелүү орундарды ээлешүүдө.


Шакирттеримдин же-тишкендиктерин жана менин ишимди көрүп, райондук дөңгээлдеги аткаминерлер машык-

тыруучу деген штаттык бирдик түзүүнү чечишти. Ошентип, 2019-жылдын сентябрь айынан тартып маяна ала баштадым. Бирок мен үчүн акча эмес, балдарда болгон өзгөрүүлөрдү көрүү, алардын күйүп турган көздөрү, максатка умтулганы, абройлуу эл аралык таймаштарга катышкан сайын шыктаңганы мен үчүн баа жеткис нерсе. Биздин балдар атүгүл эл аралык таймаштарда да байгелүү орундарды ээлеп жатышат. Мисалы, эки спортчубуз үчүнчү орунду ээлешти. Алар жаңы шаарларды көрүп жатышат, жаңы

дос күтүүдө, бойго жетип, өз алдынча болгонду үйрөнүүдө. Ата-энелер да ыраазы: мурда балдарын таймаштарга жибергенден кооптонуп, жол киресин төлөгүсү келбесе, азыр болсо спорттук кийим-кечеден баштап, тамактануусу, жашаган жери үчүн төлөп жатышат.

Жалпы жонунан алганда, биздин айылда спорт өнүгүүдө, күрөшкө кызыккандар көбөйдү. Эми азыркы жайыбыз да тар болуп калды. Биздин демилгелүү топ ЖӨБ органына кайрылды. Алар жакында чакан футбол аяңтасынын курулушу башталарын, азырынча бюджетте акча жоктугун айтышты. Учурда инвестиция издең жүрөбүз, анткени жаңы, чоң спорт комплексин куруу ниетибиз бар.

M



# Спорт балдарды өзгөртөт, аларды жоопкерчиликтүү жана ийгиликтүү адамдарга айландырат

*Ош облусунун  
Өзгөн районундагы  
Жазы АА*



**Кулмамат КЫДЫКОВ,**  
**54 жашта:**

– Кара-Дыйкан айылына 30 жыл мурда көчүп келгем. Кара-Жыгач борбордук айыл болгондуктан бул жакта Жазы ААнын бардык административдик имараттары орун алган. Ушул айылда калып, үй-бүлө күттүм. Аймактагы төрт айылдын ар биринде мектептер бар. Үч мектепте спорт залдары бар, ал жакта балдар волейбол жана баскетбол менен машигат. Соңку он жылда Кыргызстандын көптөгөн айылдарында жана шаарларында боло жүргөндөй эле биздин айылдык аймакта да жаштар мектепти бүтөөру менен тамеки чегип, аракка бериле башташат, маңзат колдонгондор да бар. Натыйжада жаштар арасында кылмыштуулук күчөп, арактын

айынан ажырашкандар көбөйүп, атүгүл окуучулар да бири-бири менен мушташып, окуусун таштагандар да аз эмес.

Акыркы жылдары кырдаал бир аз өзгөрө баштады. Жаштар спортко кызыгып, күрөш, кикбоксинг жана футбол менен алектенгиси келгендер көбөйдү. Бирок мектептеги спорт залдар бардык каалоочуларды батыра албай, аймакта спорттук аянтчалар же залдар болгон эмес. Ошол себептен жаштар жардам сурап айыл өкмөтүнө кайрылып, спорт маселесин чечип берүүнү өтүнүшкөн. Бирок жергиликтүү бюджетте акча тартыш болчу. Себеби муниципалитет дотацияда тургандыктан башка өтө маанилүү көйгөйлөргө да акча жетип-жетпейт.

2017-жылы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун лидери Максат ИБРАИМОВ башында турган

Жазы айылдык аймагы ЭҮЖӘБОЖ Долбоорунун максаттуу муниципалитети болуп калгандан кийин көптөн бери көтөрүлүп келаткан маселе да чечилди. Айылдын жаштары ЭҮЖӘБОЖ Долбоорунун иш-чараларына жигердүү катышып, АӘ башчы менен чогуу спортту өнүктүрүү жаатындагы кейгөйлөрдү чечүү үчүн аймактын мүмкүнчүлүктөрүн караштыра башташты. Ошентип, жаштардын демилгеси менен имарат толугу менен ондолуп, спорт залдары уюштурулду: Жеренчи айылындагы мектептин жертөлөсүндө, Кара-Дыйкан айылындагы бош турган клубда, Кызыл-Дыйкан айылындагы кароосуз калган имаратта спорт залдары ачылды. Ал эми Жазы айылынын жаштары спорт залы үчүн имаратты өз күчү менен курууну чечишти. Себеби бош имарат табылбай койду. Ошентип жергиликтүү жаштар, Орусияда иштеген мигранттар биригип, 35 адам чукул арада 328 000 сом чогулта алышты. Ар бир адам мүмкүнчүлүгүнө жараша 5 мин сомдон 35 мин сомго чейин акчалай салым кошту. Жергиликтүү бюджеттен 25 000 сом бөлүндү. Чогулган акчага курулуш материалдарын сатып алып, жаштар өз күчү менен залды курушту.

Андан соң бардык спорт залдарды шаймандар менен камсыз кылуу маселеси чыкты. Буга да көп акча талап кылышкан эле. Дал ошол маалда айыл өкмөтү ар бир айылда артыкчылыктуу кейгөйдү аныктоо боюнча сурамжылоо жүргүзүп жаткан. Адамдар бала бакча, таза суу, көчөлөрдү жарыктандыруу өндүү бир топ кейгөйдү көтөрүштү. Ал эми жаштар спорт залдар үчүн шаймандарды сатып алуу тууралуу маселени козгوشту. Ошентип ЭҮЖӘБОЖ Долбоорунун гранттык программасына катышуу үчүн артыкчылыктуу кейгөйлөрдү тандап алуу боюнча чогулушта аймактын тургундары эки өтө маанилүү маселени тандап алышты. Алар: таза сууга жеткиликтүүлүк жана спорт шаймандарын сатып алуу. Бул маселелерди чечүү үчүн ар бир долбоорго бир миллион сомдон грант утуп алышты, ал эми жергиликтүү бюджеттөн кошо каржылоо катары 200 000 сом бөлүндү. Жаштар мар-



кетингдик изилдөөлөрдү жүргүзүп, Интернет аркылуу спорт шаймандары тууралуу зарыл болгон маалыматтарды чогултуп, ар бир айыл керектүүсүн тандап алды. Ошентип, ар бир айылга 250 000 сом бөлүндү. Спорт залдар үчүн гантеля жана гиря, килем, мушкерлердин мээлейлери, күрөш үчүн манекен, машыктыргычтар, турник, штангалар, теннис столдору, аркан жана башка шаймандар сатып алынды.

Эми ар бир айылда бокс жана кикбоксинг менен ар кайсы курактагы 40-56 адам алектенүүдө. Төрт айылдагы спорт залдарда жапысынан 200 адам, анын ичинде кыздар да машыгып жатышат.

Менин эки уулум да спорт залга барып, бокс жана кикбоксинг менен машыгышат, таймаштарга катышып, байгелүү орундарды, медалдарды жана грамоталарды да алып турушат. Спорт балдарымдын күлк мүнөзүн да өзгөрттү. Мурда алар бош убактысын текке кетирип, эч нерсеге кызыкрай, кеч киргенге чейин максатсыз ары-бери жүрүшчү. Азыр болсо таң атпай спорт менен алектенип, жашоого олуттуу карап, өздөрүндө ишеним пайда болуп, жоопкерчиликтуу жана өз алдынча болуп, оорубай да калышты. Атүгүл мектепте да окуусу онолду. Мурда мугалимдер кичүү балама көп даттанышса, азыр мактоо сөздөрүн да угуп калдым.

2018-жылы Кара-Дыйкан айылында спорт комплексинин курулушу үчүн республикалык бюджеттөн 24 миллион сом бөлүнгөн. Бул комплекстин курулушу 2020-жылы бүтөт деп пландалууда. Комплекстин ичинде баскетбол, волейбол жана гимнастика залдары болот. Бул залдарда негизинен айылдын кыздары машыгат. Айыл өкмөтү жыл сайын футбол боюнча чемпионаттарды өткөрүп турат. Жеренчи айылында кыздар үчүн фитнес зал ачуу пландалып жатат. 2019-жылы Жазы айылдык аймагында кикбоксинг жана күрөш боюнча райондук жана облустук төрт таймаш өттү. Адамдар спорт менен жапырт алектене баштады деп айтсак болот. Көпчүлүк окуучулар волейболго кызыгууда, түрдүү курактан куралган командалар да бар. Арак ичкен адамдар дәэрлик калган жок. Жаштардын ба-ары спортко өтө баштады!



# МЫЙЗАМДАРДАГЫ ЖАҢЫЛЫҚТАР

Түрмөктүү ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун юристи  
Нуржан МАМЫРАЛИЕВА даярдады

## Мектептеги окуучулардын тамактануусу тууралуу

**2019-жылдын 4-декабрындагы №135 “Жалпы билим берүү уюмдарында окуучулардын тамактануусун уюштуруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы**

2002-жылдын 27-июнундагы №111 “Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектептеринде окуучулардын тамактануусун уюштуруу жөнүндө” эски Мыйзамдан айырмаланып, жаңы Мыйзамда ЖӨБ органдарына финанссылык мүмкүнчүлүктөрү болгондо, тиешелүү аймакта жайгашкан жалпы билим берүү уюмдарынын окуучуларынын тамактануусуна кошумча каражаттарды бөлүп берүүгө укук берилген. Эски Мыйзамга ылайык, Бишкек жана Ош шаарлары гана жалпы билим берүүчү уюмдардын 1-4-класстарынын окуучуларынын тамактануусун тиешелүү шаарлар-

дын жергиликтүү бюджеттеринин эсебинен камсыз кылчу. Мындан тышкary жаңы Мыйзамга ылайык, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары мүмкүнчүлүгүнө жараша жалпы билим берүү уюмдарынын окуучуларынын тамактануусун уюштуруу, ошондой эле тамак-аш рационун кеңейтүү үчүн тиешелүү шарттарды түзүү жана айыл жеринде жалпы билим берүү уюмдарына мектеп алдындағы чарбаны уюштуруу үчүн Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунан жер үлүштөрүн бөлүп берүү боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырат.

## ЖӨБ органдарына мамлекеттик ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү тууралуу

**2013-жылдын 9-июлундагы №127 “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын аткарылыши тууралуу” КР Жогорку Кеңешинин Токтому**

2013-жылдын 9-июлундагы № 127 «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын аткарылыши тууралуу» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Б.У.САЛИЕВдин маалыматын угуп, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтом кабыл алды. Ага ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бул багыттагы иши жетишсиз деп таанылды. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:

- мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иш-милдеттерин жана ыйгарым укуктарын так аныктасын жана белгиленген тартиpte тиешелүү мыйзам долбоорлорун 2020-жылын 1-мартына чейинки мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин каросуна киргизсин;

- 2013-жылдын 9-июлундагы № 127 «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын толук аткарууну камсыз кылсын;
- Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 113-беренесинин 2-бөлүгүнө жана 2013-жылдын 9-июлундагы № 127 «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берилүүчү мамлекеттик ыйгарым укуктардын аткарылышын толук көлөмдө каржылоону камсыз кылсын;
- «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10-беренесинин 1-бөлүгүнүн 26-пунктуна ылайык «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын

Мыйзамынын 31-беренесинин 2-бөлүгүнүн 13-пунктунда каралган жергилиткүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын түзүмү жана штаттык саны боюнча типтүү ченемдерди бекитүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым укуктарын алып салсын, аларды жергилиткүү өз алдынча башкаруунун екулчүлүктүү органдарынын компетенциясына берсін.

4. Кыргыз Республикасынын Премьер-министри:

- «2013-жылдын 9-июлундагы № 127 «Жергилиткүү өз алдынча башкаруу органда-

рына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын аткарбагандыгы үчүн Өкмөт мүчөлөрүнүн жана административик ведомствородун жетекчилеринин жеке жоопкерчилигин карасын;

- ушул токтомдун 3-пунктун жана 4-пунктунун биринчи абзацын аткаруу боюнча көрүлген чарапардын натыйжасы жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешине 2020-жылдын 15-январына карата берсін.

## Жергилиткүү кеңештердин депутаттарын окутуу жана Мамтапшырык тууралуу

**2019-жылдын 11-октябрьндагы №536 “КР Өкмөтүнүн мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” КР Өкмөтүнүн Токтому**

КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11-августундагы № 462 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын окутуу маселелери жөнүндө» токтому менен бекитилген КРнын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын окутуунун тартиби жөнүндө Жобого мынданай өзгөртүүлөр киргизилген: мамлекеттик жарандык кызматчыларды жана муниципалдык кызматчыларды окутууга мамлекеттик тапшырыктын алкагында саясий мамлекеттик кызмат орундарын, атайын мамлекеттик кызмат орундарын жана саясий муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган адамдар (айылдык, шаардык кеңештердин депутаттары, айыл өкмөт башчылары, шаарлардын мэрлери) да окутулушу мүмкүн.

КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11-августундагы № 462 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын окутуу маселелери жөнүндө» токтому менен бекитилген КРнын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын окутууга мамлекеттик тапшырык жөнүндө Жо-

бого мынданай өзгөртүүлөр киргизилген:

- Мамтапшырыкта электрондук окуу программалары жана окутуунун дистанциялык формасы үчүн модулдары колдонулат;
- Мамтапшырыкты толук көлөмде ишке ашыруу мүмкүндүгү болбосо, Мамлекеттик башкаруу академиясы мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдарга ылайык Мамтапшырыкты билим берүүчү уюмдардын арасында жайгаштырат, ошондой эле тренерлерди (консультанттарды) тартуу жолу менен Мамтапшырыкты жүзөгө ашырат. Бул өзгөртүүлөр киргизилгенге чейин окуу программаларын жана билим берүүчү мекемелерди конкурстук жол менен мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдарга ылайык бирдиктүү тапшырыкчы катары чыккан ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тандап алчу.
- Мамлекеттик башкаруу академиясы окутуу графигин мамлекеттик органдарга жана ЖӘБ органдарына жиберет, алар кызматчылардын тизмесин Академияга жиберишет.

## Кызматтык териштируү тууралуу

**2019-жылдын 11-октябрьндагы №536 “КР Өкмөтүнүн мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” КР Өкмөтүнүн Токтому**

КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-декабрындагы № 674 «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарды сактоону

камсыз кылуу маселелери жөнүндө» токтому менен бекитилген КРнын мамлекеттик органдарында жана жергилиткүү өз алдынча башкаруу органдарында кыз-

маттык теришириүүнү уюштуруу жана жүргүзүү тартиби жөнүндө Жобосу мындай ченем менен толукталды: Мамлекеттик органдын, ЖӘБ органынын жетекчисине же ыйгарым укуктуу кызмат адамына тартип комиссиясы тарабынан жаза чарасынын конкреттүү түрүн колдонуу жөнүндө сунушту киргизүү туура-сындағы ушул пункттүн жоболору статс-катчыларга, ошондой эле «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» КР Мыизамынын 24-беренесинин 2-6, 10 жана 11-бөлүктөрүнө ылайык кызмат орундарына дайындалышкан кызматчыларга карата жайылтылбайт (анын ичинде вице-мэрлерге жана Бишкек менен Ош шаардык мэрияларынын райондук администрация жетекчилерине, шаарлардын вице-мэрлерине);

КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындағы

№ 706 «Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө» токтому менен бекитилген КР мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын Улуттук кадрлар резервина түзүүнүн жана иштешинин тартиби жөнүндө жобосуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилди:

- шаардын мэриясынын аппарат жетекчишин кызмат ордуна конкурс өткөрүүдө төрага болуп вице-мэр (анын ичинде биринчи вице-мэр) эсептелет;
- айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысынын кызмат ордуна конкурс өткөрүүдө төрага болуп айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары, ал жок учурда - жергилиттү мамлекеттик администрациянын өкүлү эсептелет.

## Улуттук жана ички кадрлар резерви, муниципалдык кызматчыларды ротациялоо жана баалоо түрүлүү

КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындағы № 706 «Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө» токтому менен бекитилген КР мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын Улуттук кадрлар резервина түзүүнүн жана иштешинин тартиби жөнүндө жобосуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилди.

Улуттук резерв «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» КР Мыизамынын 24-беренесине ылайык өзгөчө (конкурстан тышкары) тартипте дайындала турган кызмат орундарын ээлөөдө да пайдаланылышы мүмкүн.

КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындағы № 706 «Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө» токтому менен бекитилген Мамлекеттик органдын жана жергилиттүү өз алдынча башкаруу органынын ички кадрлар резервина түзүүнүн жана иштешинин тартиби жөнүндө жобого төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилди: ички резер аскер кызматына чакырылгандыгына же аны алмаштыруучу альтернативдик жарандык кызматка жөнөтүлгөндүгүнө байланыштуу кызматынан баштапталган адамдардан да түзүлөт.

КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындағы № 706 «Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө» токтому менен бекитилген КРнын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө жобого төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилди: Мамлекеттик органдар, ЖӘБ органдары менен макулдашшу боюнча, мыизамдарда белгиленген квалифи-

кациялык жана башка талаптарга шайкеш келишин эсепке алуу менен, кызматчыны мамлекеттик кызматтын башка түрүнө (аскер кызматына, тартип коргоо кызматына жана дипломатиялык кызматка) ротациялоого жол берилет

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындағы № 131 «КРнын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө» токтому менен бекитилген КРнын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо тартиби жөнүндө жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилди:

- баалоо жана анын жыйынтыктары боюнча материалдар, ошондой эле баалоо боюнча комиссиянын жана апелляциялык комиссиянын чечимин бекитүү түрүлүү буйруктур (тескеменин) көчүрмөсү мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык кызматта адам ресурстарын башкаруунун маалыматтык (автоматташтырылган) системасында электрондук форматта сакталышы мүмкүн.
- айыл өкмөтүнүн башчысы тарабынан айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басарынын жана айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысынын ишин жылдык баалоо мүмкүн болбогон учурда, эгерде бул кызмат орду бош болгондо же айыл өкмөтүнүн башчысы кызмат ордунан убактылуу четтетилген болсо, анда айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басарынын жана айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысынын иши айыл өкмөтүнүн башчысынын милдеттеринин аткарылышы убактылуу жүктөлгөн адам, ал эми милдеттерин убактылуу атка-

руучу дайындалбаса - баалана турган мэзгилдин ичинде кызматтык ишин изилдөөнүн негизинде тийиштүү жергилиткүү кеңештин төрагасы баалайт.

Эгерде айыл өкмөтүнүн башчысынын милдеттерин аткаруучу болуп айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары же айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы дайындалса, анда айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары же айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы кызмат ордундагы анын мурдагы ишин жылдык баалоону тийиштүү жергилиткүү кеңештин төрагасы жүргүзет.

Эгерде мамлекеттик органдын/жергилиткүү өз алдынча башкаруу органынын аймактык белүмчөсүндө баалоо боюнча өз алдынча комиссия түзүлсө, анда 5 пайыздык квота мамлекеттик

органдын/жергилиткүү өз алдынча башкаруу органынын ведомстволук жана аймактык белүмчөнүн арбири учун өзүнчө эсептелет.

Мамлекеттик жаарандык кызматта жана муниципалдык кызматта адам ресурстарын башкаруунун маалыматтык (автоматташтырылган) системасы ишке берилгенине байланыштуу жогорудагы ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөр да киргизилди. Мисалы, кызматчы жылдык баалоонун жыйынтыгы боюнча отчетту мамлекеттик жаарандык кызматта жана муниципалдык кызматта адам ресурстарын башкаруунун маалыматтык (автоматташтырылган) системасы аркылуу мамлекеттик жаарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга электрондук форматта бере алат.

## **«Е-Kuzmat» адам ресурстарын башкаруунун маалыматтык (автоматташтырылган) системасы тууралуу**

**КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 15-октябрьндагы №545  
“Мамлекеттик жаарандык кызматта жана муниципалдык кызматта адам ресурстарын башкаруунун маалыматтык (автоматташтырылган) системасы жөнүндө”  
Токтому**

Ушул системанын максаттарын, милдеттерин, жүргүзүү тартибин, ошондой эле пайдалануучулашынын, операторунун жана ээсинин укуктарын жана милдеттерин аныктаган система тууралуу Убактылуу жобо бекитилди. Бул система – “е-Kuzmat” АМС мамлекеттик жаарандык кызматчылар жана муниципалдык кызматчылар, мамлекеттик органдарды жана жергилиткүү өз алдынча башкаруу органдарын тейлеген кызматкерлер, жумуш ордунда убактылуу жок болгон КРнын мамлекеттик жаарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын милдеттерин аткарган кызматкерлер жөнүндө маалыматтарды чогултуунун, сактоонун, жаңыртуунун жана талдоонун, ошондой эле мамлекеттик жаарандык кызматты жана муниципалдык кызматты өтөөнүн бардык этаптарында адам ресурстарын натыйжалуу башкарууну камсыз кылууга багытталган конкреттүү органдын штаттык түзүмү тууралуу маалымат берүүнүн маалыматтык системасын билдириет.

КР Мамлекеттик кадр кызматы “е-Kuzmat” АМСке өзгөчө мүлкүүк укук ээси болуп саналат. “е-Kuzmat” АМСтин ээсине “е-Kuzmat” АМСти ишке киргизүү жана эксплуатациялоо процессинин алкагында мамлекеттик органдардын жана жергилиткүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин координациялоо, ошондой эле иштеп чыгуу жана модернизациялоо саясатын жүргүзүү милдети жүктөлөт.

Белгилүү мамлекеттик органдын же ЖӨБ органынын жеке маалыматтар массивин кармоочу болуп тийиштүү мамлекеттик орган же жергилиткүү өз алдынча башкаруу орган эсептелет. Жеке маалыматтар массивиндеги маалыматтын актуалдуулугун, аныктыгын жана толуктугун сактап турлуу милдети тийиштүү мамлекеттик органдарга жана жергилиткүү өз алдынча башкаруу органдарына жүктөлөт.

“е-Kuzmat” АМС КРнын мамлекеттик жаарандык кызматчылары жана муниципалдык кызматчылары жөнүндө маалыматтын расмий болагы болуп саналат.

“е-Kuzmat” АМСтин иштешинин максаты болуп заманбап маалыматтык технологияларды колдонуу менен КРнын мамлекеттик жаарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин автоматташтыруу эсептелет.

“е-Kuzmat” АМСте КРнын мамлекеттик жаарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын жеке маалыматтары камтылат. Алар: жеке маалыматтар, жакын туугандарынын жеке маалыматтары, паспорттук маалыматтар, эмгек китепчесинин маалыматтары, акыркы иштеген жери, аскер билетинин (эгер бар болсо күбөлүгүнүн) маалыматтары, иши жөнүндө маалыматтар, билими, кошумча маалыматтар (сыйлыктары, классстык чиндер, тартиптик жазалары ж.б.).

# Швейцариянын өнүктүрүү жана Қызматташтык боюнча Башкармалыгы каржылаган “Элдин үнү жана ЖӘБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” ДОЛБООРУНУН ЖАҢЫЛЫҚТАРЫ

Түрмөктү ЭҮЖӘБОЖ  
Долбоорунун  
коомчулук  
менен байланыш  
боюнча адиси  
**Нургуль  
ЖАМАНКУЛОВА**  
даярдады, ӨСИ

Жалпы редакция –  
**Сабина ГРАДВАЛЬ,**  
ЭҮЖӘБОЖ  
Долбоорунун  
жетекчисинин  
орун басары, ӨСИ



## Жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдары мыйзамдардын жаңы талаптарын кантип аткарып жатышат?

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси 2019-жылы күчүнө кирген. Кодекс жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарынан жергилиттүү бюджеттин каражаттарын жергилиттүү жамааттын артыкчылыктарына шайкеш колдонууну талап кылууда. Бул талаптардын аткарылышын камсыз кылуу үчүн ЖӘБ органдары ЖМБА-иш-чаралар комплексин (ЖМБА – бул жамаат муктаждыктарын биргелешип аныктоо) ийгиликтүү колдонууда. Бул иш-чаралар комплекси жамааттын өкулдөрүнө, эркектерге жана аялдарга, аймактагы түрдүү айылдардын, айыл ичиндеги түрдүү көчөлөрдүн өкулдөрүнө, кирешеси ар башка жана түрдүү жумуштарда иштеген адамдарга, атайын муктаждыгы жана кызыкчылыгы бар адамдарга айылдагы жамааттын күнүмдүк турмушунда туш болгон көйгөйлөрдү чогуу талкуулап алууга жол ачат.

Бир нече жылдан бери ЭҮЖӘБОЖ Долбоору муниципалдык кызматчыларды жана депутаттарды, жергилиттүү активисттерди ЖМБА иш-чараларын өткөрүүгө, жамааттын талкууларга жигердүү катышуусун камсыз кылууга, артыкчылыктуу

көйгөйлөрдү тандап алууга, бул көйгөйлөрдүн келип чыгуу себептерин талкуулап, аларды чечүү жолдорун табууга окутуп келди. ЖМБА усулдарын бириңчилерден болуп Долбоордун максаттуу муниципалитеттери – Чүй, Ош жана Нарын облустарындагы 27 жамаат жана ЖӘБ органдары колдонушту. Муниципалитеттер алгачкы кадамдарын ӨСИнин эксперттеринин – ЭҮЖӘБОЖ Долбоорунун адистеринин жигердүү колдоосу жана катышуусу менен жасашты. Билим алышп, тажрыйба топтогон сайын максаттуу муниципалитеттер өз кошуналары үчүн үлгү боло баштады. Долбоор райондун денгээлинде ЖӘБ органдарынын өкулдөрүнө тажрыйбалуу кошуналарына иш сапарларын уюштурду. Ошону менен алар ЖМБА иш-чараларына катышып, ЭҮЖӘБОЖ Долбоорунун тренингдеринде кесиптештери эмнелерди үйрөнгөнүн өз көзү менен көрө алышты. Ошентип, долбоордун иш-чараларына катышып, жер-жерлерде кесиптештеринин тажрыйбасын өздөштүрүп, “Муниципалитет” журналынан окуп, ЖӘБ Союзунун мүчөлөрү менен жолугушууларга катышып жүрүп Бюджеттик ко-

декс күчүнө кирген маалда жамааттар кайсы бир денгээлде даярдыктан өткөндөй болушту.

2019-жылдын этегинде жана 2020-жылдын башында ЭҮЖӘБОЖ Долбоору максаттуу жана максаттуу болбогон долбоорлор үчүн жумушчу семинарларды уюштурду. Бул семинарлар жаңы бюджеттик циклге даярдануу, анын ичинде жамааттардын артыкчылыктарын аныктоо, аларды чечүү боюнча пландарды иштеп чыгуу, 2021-жылга бюджетти даярдоо үчүн өткөрүлдү.

Анара МУСАЕВА, ЭҮЖӘБОЖ Долбоорунун адиси, тренер: “Тренингдер ЭҮЖӘБОЖ Долбоорунун максаттуу муниципалитеттери үчүн өткөрүлүп, ага максаттуу болбогон муниципалитеттердин өкүлдөрү да тартылган. Мисалы, 2020-жылдын 15-январында Чүй облусунун Жайыл районундагы Ак-Башат айылдык аймагында тренинг өткөн. Ага Фрунзе (Панфилов району), Ак-Башат жана Александровка (Москва району) өндүү максаттуу айылдык аймактардын өкүлдөрү, Петровка, Курама жана Биринчи май өндүү максаттуу болбогон муниципалитеттердин өкүлдөрү катышкан. Бул тренингди өткөн жылдын жыйынтыктарын чыгарууга арналган чогулуштар-

дын жана угуулардын башында жыл сайын өткөрүп келатабыз. Тренингдер жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ачык-айкындуулугун жана жоопкерчилигин камсыз кылууга багытталган коомдук иш-чараларды уюштуруп, өткөрүүдө мүмкүн болушунча көбүрөөк эффективдүүлүккө жетүү үчүн уюштуруучулар жасай турган иш-аракеттердин тартибин жана ырааттуулугун толуктоо максатында өткөрүлүп турат. Тренинг маалында биз катышуучулар менен чогуу жамаат муктаждыктарын биргелешип аныктоо (ЖМБА) боюнча иш-чараларды өткөрүүнүн графигин түзөбүз. Ошондой эле Биргелешкен аракеттер планын (БАП), Социалдык-экономикалык өнүгүү Программаларын (СЭӨП) ишке ашыруу боюнча отчеттук чогулуштарды уюштуруу жана өткөрүү боюнча ЖӘБ органдарынын өкүлдөрүнө кеп-кеңештерибизди беребиз. Даяр текшерүү барактары жана коомдук иш-чараларга ЧЕЙИН жана андан КИЙИН өтчү маалыматтык өнөктүктөрдүн планы биздин тренингдин жыйынтык продукткысы болуп калды. Айылдык чогулуштарды өткөргөндө биздин Долбоор бардык каалоочу муниципалитеттерге техникалык жардам көрсөтөт”.

## Ош, Нарын жана Чүй облустарындагы жергиликтүү жамааттардын кандай муктаждыктары бар?

Жамаат муктаждыктарын биргелешип аныктоо боюнча иш-чаралар (ЖМБА иш-чаралары) 2019-жылдын ноябрь айынан 2020-жылдын февраль айына чейинки мезгил аралыгында 27 максаттуу жана 4 максаттуу болбогон муниципалитеттерде ЭҮЖӘБОЖ Долбоорунун колдоосу менен өткөрүлдү. Талкууларга 5 088 турган, анын ичинде 2 664 аял катышты:


- Чүй облусу: 12 максаттуу жана эки максаттуу болбогон муниципалитеттерден 1632 катышуучу, анын ичинде 909 аял;
- Нарын облусу: беш максаттуу муниципалитеттен 407 катышуучу, анын ичинде 206 аял.
- Ош облусу: 10 максаттуу жана эки максаттуу болбогон муниципалитеттерден 3 049 катышуучу, анын ичинде 1 549 аял.

Роза СУРАНЧИЕВА, ЭҮЖӘБОЖ Долбоорунун адиси: “Чүй облусунда ЖМБА иш-чараларын өткөрүп жаткан учурда көп көйгөй айтылды. Бирок алардын ичинен артыкчылыктуусун тандап алууда жашоочулар айрымдарын тизмеден чыгарып салышты. Себеби бул маселелер ЖӘБ органдарынын компетенциясына кирбей турганын түшүнүштү. ЖМБА иш-чараларынын жыйынтыгы боюнча, 2020-жылы чечилиши керек болгон артыкчылыктуу маселелердин арасында, ЖӘБ органдарынын жана биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун


мүчөлөрүнүн баамында, мурдагыдай эле ички жолдордун начар абалы, мектептеги билим берүү үчүн шарттардын жоктугу жана таза суунун тартыштыгы алдыңкы салтарда турду. Аныкталган көйгөйлөр 2020-жылга Биргелешкен аракеттер пландарына (БАП) кошумча болуп киргизилди”.

ЖӘБ органдарынын жанан жергиликтүү активисттердин айтымында, аларга жергиликтүү маанидеги маселелерди чогуу чечүү жөнүл болуп калды. ЖМБА методикасына ылайык, жаарандардын көйгөйлөрдү аныктоо процессине катышуусу бул иш-чаралардын милдеттүү бөлүгү болуп эсептөлинэт. Себеби турмуш шартты жакшыртуу үчүн чечилиши керек болгон артыкчылыктуу көйгөйлөрдү жаарандар өздөрү көрсөтүп берүүдө. ЖМБА иш-чараларына катышкан Ош жана Нарын облустарындагы эллеттик муниципалитеттердин жашоочуларынын артыкчылыктуу көйгөйлөрү да ушундай эле. Ички жолдордун абалы начар; мектептеги жана мектепке чейинки билим берүү үчүн шарттар начар; ичүүчү суунун сапаты начар же тартыш – мына ушул үч көйгөй жергиликтүү эл үчүн эң маанилүү деп аталган. ЖМБА иш-чараларынын уюштуруучулары ушундай чогуу талкуулардан кийин адамдар өздөрү курч деп эсептеген көйгөйлөрдү айткысы келе баштаганын, бул болсо элдин социалдык турмушуна да таасирин тийгизип жатканын белгилешти.

**1-диаграмма. 2019-жылы өткөн ЖМБА иш-чараларынын жыйынтыгы боюнча Чүй облусундагы муниципалитеттердин артыкчылықтуу көйгөйлөрү**



**2-диаграмма. 2019-жылы өткөн ЖМБА иш-чараларынын жыйынтыгы боюнча Нарын облусундагы муниципалитеттердин артыкчылықтуу көйгөйлөрү**



**3-диаграмма. 2019-жылы өткөн ЖМБА иш-чараларынын жыйынтыгы боюнча Ош облусундагы муниципалитеттердин артыкчылыктуу көйгөйлөрү**



Махабат МАМЫРОВА, Көк-Жар айылдык аймагынын биргелешкен мониторинг жана баалоо тобуун тәрайымы, ЖМБА иш-чарасынын катышуучусу: “Айыл өкмөтү менен чогуу алты айылдын ар бириnde ЖМБА-сессияларын өткөрдүк. Таза жана сугат суунун тартыштыгынан тышкary жашоочулар өздөрү айтып чыккан артыкчылыктуу көйгөйлөрдүн тизмесине бала бакчалардын аздыгы өндүү маселе да кирген. Айылдык аймакта алты муниципалдык жана бир жеке бала бакча бар, ага 533 бала барат. Ошол эле маалда 700 наристе бала бакчага бара албайт, себеби ал жакта орун жок. Айрым ата-энелерде бал-

дарын кошуна Найман айылдык аймагындагы бала бакчага жеткирүүгө мүмкүнчүлүк бар, бирок андайлар аз. Натыйжада же атасы, же апасы үйдө калып, бала кароого мажбур. Бул болсо үй-бүлөлүк капчыкка да терс таасирин тийгизип жатат”.

Жамааттардын жана ЖӨБ органдарынын 2019-жыл үчүн Биргелешкен аракеттер пландарынын аткарылышы боюнча отчеттору чогулушта элге жарыяланды. ЖӨБ органдары уюштурган бул чогулуштар 2020-жылдын январь-февраль айларында жергиликтүү жамааттардын жана жергиликтүү маддминистрациялардын катышуусу менен өттү.

## ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: 2019-жыл үчүн ким отчет тапшырды?


2020-жылдын январь айынан февраль айынын этегине чейин ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун Ош, Чүй жана Нарын облустарындагы 27 максаттуу муниципалитеттин ичинен 19 муниципалитеттин аймагында ЖӨБ органдары отчеттук чогулуштарды өткөрүштү.

ЖӨБ органдары жамааттын муктаждыктарын аныкташат, аларды чечүү жолдорун пландашат, жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүшөт, жергиликтүү манидеги маселелерди чечүү үчүн кошумча каражаттарды тартып келишет. Ушул аракеттердин топтому жана мына ушундай ырааттуулук ЖӨБ органдарынын жергиликтүү жамаат алдында-

ты чыныгы отчеттуулугунун белгиси болуп саналат. “Шайлоочулардын тапшырыктары” кантит аткарылып, артыкчылыктуу көйгөйлөр кантит чечилип жатканы тууралуу ЖӨБ органдары жамаатка маалымат беришет. Ал эми мууну кантит натыйжалуу жана сапаттуу жасаш керектигин ЭҮЖӨБОЖ Долбоору максаттуу жана максаттуу болбогон муниципалитеттерге үйрөтүп берди. Ошондой эле Долбоор ЖМБА иш-чараларын өткөрүү, Биргелешкен аракеттер пландарын даярдо жана жергиликтүү бюджеттерди түзүү маселелерине да кайрылды.

Жылдык пландардын ишке ашырылыши туураалуу жамааттарды кабардар кылуу маселелери бо-

### 2019-жылы Чүй облусундагы муниципалитеттерде биргелешкен аракеттер пландарынын аткарылышы



юнча жумушчу семинарлар буга чейин өткөндөрүнөн көп жагы менен айырмаланды: катышуучулар өз тажрыйбасы менен бөлүшүп, буга чейинки мезгил үчүн отчеттук чогулуштарды талкуулашты, оң жана терс жактарын талдашты, кемчиликтерди жана ийгиликтүү чечимдерди өзгөчө белгилешти.

2020-жылдын февраль айынын аягына чейинки мезгил үчүн эсептегендө, жергиликтүү бийлик өз иши тууралуу отчет берген чогулуштарга жалпысынан 2500 адам, ар бир муниципалитетте 130 киши катышты. Катышуучулардын 39 пайызы аялдар болду. Чогулуштарга айыл өкмөтүнөн, мэриядан жана депутаттардан тышкaryы райондук администрация башчылары, райондук структуралык бөлүмдердүн жетекчилери катышып, чогулушка келген элдин суроолоруна жооп беришти.

ЖМБА иш-чараларынын жыйынтыктарын жарыялоо, коомдук бюджеттик угууларды өткөрүү, 2019-жыл үчүн Биргелешкен аракеттер планынын (БАП) аткарылышы боюнча отчет, 2021-жылга БАПтын жана Социалдык-экономикалык өнүгүү программатарынын долбоорлорун даярдо бардык чогулуштардын күн тартибинде турду. Чогулуштарда 2019-жыл үчүн БАПтын аткарылбаган себептери айтылды. Адатта БАП жергиликтүү бюджетте зарыл болгон акчанын жоктугунан же күтүлбөгөн кырдаалдан улам аткарылбай калат.

Бирок 2019-жылга БАП-ка кошуулган маселелердин көбү чечилген. Мисалы, Долбоордун<sup>1</sup> Чүй облусундагы 11 максаттуу муниципалитетинде 96 маселенин

73у же 76% аткарылган. Калгандары келечектеги планга кошуулган.

Мирлан КАРЫМШАКОВ, Фрунзе айылдык аймагынын айыл өкмөт башчысы<sup>2</sup>: “2019-жылга карата Биргелешкен аракеттер планын (БАП) аткаруунун алкагында биз 195 адамдын (59 аял) катышуусу менен үч чогулуш өткөрүп, Социалдык-экономикалык өнүгүү планын даярдадык. Бул чогулуштардын жыйынтыгы боюнча 2019-жылы чечилиши керек болгон 10 артыкчылыктуу көйгөйдү аныктадык. Алардын ичинен сегиз

маселени чече алдык. Бирок биз кошумча дагы беш жергиликтүү маанидеги маселени чечкенибизди белгилей кетиш керек. Бул беш маселе өткөн жылы артыкчылыктуу деп табылган эле. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен Чалдабардагы №1 мектептин чатырын алмаштырдык (249 500 сом бөлүндү), 750 минч сомду муниципалитеттеги бардык мектептердин жана бала бакчалардын күнүмдүк муктаждыктарына багыттадык, Чалдабар айылындагы эки көчөдөгү канализациялык куурларды ремонттот, таза суу менен камсыз кылдык, жалпы суммасы 150 000 сомго беш насос сатып алдык. 2020-жылы таза суу менен камсыз кылуу боюнча ишти толтугү менен бүтүрөбүз, Чалдабар айылындагы чакан футбол аянтчасынын курулушу да бүттөт. Мындан тышкaryы планда 12 жергиликтүү маанидеги маселе бар. Алардын ичинен артыкчылыктуусу – Фрунзе айылдык аймагындагы бардык үч айылдын ички жолдорун ондоп чыгуу”.

Үч облуста өткөн чогулуштардын отчеттук бөлүгү аяктагандан кийин катышуучулардан ар кандай мүнөздөгү көптөгөн суроолор түштү. Бирок бүгүнкү күндө жергиликтүү тургундар үчүн таза жана сугат суу, ички жолдордун начар абалы эң актуалдуу

<sup>2</sup> [http://vap.kg/ru/press\\_room/news/full/1050.html](http://vap.kg/ru/press_room/news/full/1050.html)



<sup>1</sup> [http://vap.kg/ru/geography/phase\\_2/](http://vap.kg/ru/geography/phase_2/)

маселе экени белгилүү болду. Чүй облусундагы Кызыл-Туу муниципалитетинде жашоочулар Суу пайдалануучулар ассоциациясынын (СПА) ишине нааразы болушту<sup>1</sup>.

“Биздин негизги экономикалык багытыбыз – кулпунай жана малина ёстуруү. Жаз да кирип келди. Бизде СПА менен келишим бар, бирок шарттарыбыз баары бир аткарылбай жатат. Анда мындай кызматташуу канчалык зарыл? Биз СПАны жооп, сугат суу менен камсыз кылуу боюнча функцияларды район бийлигине өткөрүп берүүнү сунуш кыла-быз”, – деп Кызыл-Туу аймагынын өкүлдөрү район башчысына кайрылышты. Аким райондук сугат система башкармалыгынын жетекчисине бул маселени карап чыгып, эки айдын ичинде жооп берүүнү тапшырды.

Андан соң катышуучулар ЖӨБ органдарынын башчыларынын жылдык отчетторун канааттандырлых деп тааныш керекпи же жокпу деген маселеге карата өз пикирлерин айтып, кызуу талкуу болду.

<sup>1</sup> [http://vap.kg/ru/press\\_room/news/full/1048.html](http://vap.kg/ru/press_room/news/full/1048.html)

Отчеттук чогулуштар кубанычтуу жана жагым-дуу учур менен коштолду – ЭҮЖӨБӨЖ Долбоору 2019-жылы өткөргөн конкурстардын жыйынтыктары боюнча байгелер тапшырылды<sup>2</sup>. “Төрт конкурстун жалпы байге фонду 3 миллион 165 мин өмөттүү сомду түзүп, Швейцариянын Өнүктүрүү жана Кызматташтык боюнча агенттиги (SDC) аркылуу Швейцария Өкмөтү тарабынан каржаланды. Байге каражаттары ЖӨБ органдарынын ишинин эффективдүүлүгүн жогорулаттуу үчүн, анын ичинде коомдук иш-чараларды өткөрүү үчүн жабдууларды сатып алууга багытталды. Төрт конкурста женүүчүү жана байге ээси болгон муниципалитеттердин жалпы саны – 41, алардын ичинен 27си максаттуу, ал эми 14ү максаттуу болбогон муниципалитеттер (булар байгелерди өздөрү алып кетишти). Ошондой эле биргелешкен мониторинг жана баалоо топторуна (БМЖБТ) бир жолку техникалык жардам катары бирден ноутбук берилди”, – деп айтты муниципалитеттер менен иштөө боюнча координатор Алтынай БҰЗУРМАНКУЛОВА.

<sup>2</sup> Кененирээк “Муниципалитет” журналынан окуй аласыз. №1 (99), 2020-жылдын январь айы.

## Өнүктөрүү саясат институтунун жаңылықтары

### ЖДККЖ Долбоору кызмат көрсөтүү чөйрөсүнө социалдык-инклузивдүү жана гендердик абалды сезген ыкмаларды киргизүүдө

Кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүнө социалдык-инклузивдүү жана гендердик абалды сезген ыкмаларды киргизүү боюнча тренингдер өттү. Бул тренингдер ЖӨБ органдарынын, айылдык кеңештердин өкүлдөрү, социалдык кызматкерлер, жооптуу катчылар жана жергилитүү жамааттын өкүлдөрү үчүн уюштурулду. Иш-чара “Жергилитүү дөнгөндө кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу” Долбоорунун 25 максаттуу муниципалитетинде өткөрүлдү. Аталган Долбоорду Швейцариянын Өнүктүрүү жана Кызматташтык агенттиги (SDC) аркылуу Швейцария Өкмөтү каржалайт.

Катышуучулар гендердик абалды сезген жана социалдык-инклузивдүү ыкмалар менен таанышып чыгышты. Анын ичинде картирлөө техникиясын, аярлуу топтордун мұктаждықтарын канааттандыруу үчүн гендердик абалды сезген жана

социалдык-инклузивдүү бюджетти түзгөнгө, кызмат көрсөтүүлөрдү уюштурууга жол ачкан укуктук алкактарды жана аспаптарды өздөштүрүшту. Тренингге жалпысынан 398 адам катышты.

Тренингде катышуучуларга бир нече темалар боюнча терең маалымат берилди. Мисалы, социалдык топтордун көп түрдүүлүгү, “гендер” түшүнүгү, “жыныс” жана “гендер” терминдеринин ортосундагы айырмачылық, гендердик басмырлоо, гендердик тендиикке жетүүнүн эл аралык жана улуттук механизмдері, гендердик анализ, анын максаты, ыкмалары жана колдонмо өндүү темалар болду. Ошондой эле социалдык инклузивдүүлүк жана гендерди эсепке алган бюджетти түзүү, анын максаттары, ыкмалары жана колдонуу жолдору боюнча сессиялар да болду.

Катышуучулар өз муниципалитеттериндеги



жергиликтүү элди категорияларга бөлүп чыгып, гендердин, жаш курактын, этностук тийиштүүлүгүн ж.б. эсепке алуу менен карта түзүштүү. Андан кийинки сессиялар гендердик тенденциялардын жайылтуу боюнча иш-аракеттер планына жана бул багыттагы улуттук мыйзамдарга арналып, эл аралык келишимдерге сереп жасалды.

Катышуучулар гендердик квоталар боюнча жаңы мыйзам оң өзгөрүүлөргө салым кошоорун белгилешти. “Эркектердин да, аялдардын да кызычылыктары бирдей даражада эсепке алышынышы керек. Айылдык кеңештерде аялдар үчүн квота бөлүнгөнү абдан жакшы болду. Аял депутаттар жергиликтүү кеңештерге келсе, көптөгөн социал-

белгилешти. Атугүл катышуучулар документтерди талкуулоо үчүн түзүлгөн платформаны колдонуп, аларга гендердик жана социалдык абалды сезген ыкмаларды киргизип чыгышты.

“Мага бул тренинг абдан жакты. Эми мен гендердик анализ жүргүзүп, жергиликтүү бюджет канчалык деңгээлде гендердик талаптарга жооп берээрин баалай алам. Бул практика биздин муниципалитеттин ишине кириши керек деп эсептейм”, – деди айыл өкмөттүн адиси К. КОРОБАЕВА.

Тренингде өнүктүрүү программаларын, иш-аракеттер пландарын жана бюджеттин күнүмдүк чыгымдарын бири-бирине үндөштүрүү процесси да талкууланды. Катышуучулар анализдин максат-



дык топтордун муктаж-дыхттарын башкаларга жеткире алышат”, - деп эсептейт жергиликтүү кеңештин депутаты А. АБРЕШОВА.

Тренингдин маанилүү бөлүгү колдонуудагы административдик документтерге гендердик анализ жүргүзүү ыкмаларына жана стратегияларына арналды. Бул тема катышуучуларга өзгөчө кызыктуу болуп, алар административдик документтерде гендердик жана социалдык абалды сезген ыкмалар жетишпей жатканын

тары тууралуу маалымат алып, азыр колдонуудагы административдик документтерге киргизилип жаткан тийиштүү өзгөртүүлөр жетишсиз болгонун түшүнүштү. Жөн гана өзгөртүүлөрдү киргизип койбостон, конкреттүү ресурстарды кошо бөлүп бергенде гана бул багыттагы иштер өз максатына жетет. Отчеттуулук жана ачык-айкындуулук үчүн түрдүү социалдык топтордун кызықчылыктарын өнүктүрүү программаларына жана жылдык бюджеттерге кошуу да маанилүү маселе. Катышуучулар бул ыкмаларды интеграциялоо боюнча окуу процесстери маанилүү болгонун белгилешти. НУСУ-

ПОВ Е., жергилиттүү активист: “Улуттук дөңгээлде кабыл алынган көп чечимдерди жергилиттүү бийлике, анын ичинде ЖӨБ органдарына түшүндүрүп, чечмелеп берген учурлар өтө сейрек көздешет. Бул көрүнүш жергилиттүү бийликтин потенциалын, билимин жана жөндөмдүүлүгүн арттырууга бут тосууда. Бул ЖӨБ органдары үчүн кошумча кыйынчылыктарды жаратып жатат. Өзгөчө отчетторду даярдаганда кыйналабыз. Мисалы, мамлекет санараптештируү процесси ишке киргенин жарыялады. Бирок бул инновацияларды интеграциялоо боюнча тренингдер өткөн жок да”.

## Аялдардын лидерлиги менен жергилиттүү көнештин депутаттары ортосунда жалпы эмне бар?

Аялдардын лидерлигин жана шайлоого катышуу көндүмдөрүн үйрөткөн окууга 25 аял катышты. Эми алар жергилиттүү көнештерге шайлоого ат салышууга даяр.

“Жергилиттүү дөңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу” Долбоорунун үч максаттуу муниципалитетинде аялдардын потенциалын жогорулаттуу боюнча бир катар тренингдер өттү. Аталган Долбороду Швейцариянын Өнүктүрүү жана Кызматташтык агенттиги (SDC) аркылуу Швейцария Өкмөтү кар-

жылайт. Тренингдер эки бөлүктөн түзүлдү. Алардын жүрүшүндө “Жергилиттүү көнештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” КР Мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр тууралуу маалымат берилди. Эскерте кетсек, Мыйзамга жергилиттүү көнештерде аялдар үчүн 30 пайыздык квотаны резервге кармоо механизми киргизилген. Тренингде аялдардын лидерлиги, колдо болгон ресурстарды мобилдештируү менен шайлоо өнөктүгүн ийгиликтүү өткөрүү тууралуу баяндамалар жасалды.



Тренингдин практикалык бөлүгү шайлоо алдындагы платформаны түзүү боюнча аялдардың жеке даярдыгына арналып, катышуучулар бул жерде үйрөнгөнүн ошол замат практикада да сынап көрүштү. Катышуучуларга жүйөлүү сын айтып, суроолорду узата билүү, ошондой эле аларага шайлоо алдындагы программасын жакшыртуу үчүн толуктоолорду сунуш кылуу тапшырмасы берилди. Өз программаларында аялдар көптөгөн көйгөйлүү маселелерди көтөрүп чыгышты. Мисалы, элди таза суу менен камсыз кылуу, эллеттиker үчүн тротуар куруу, көчөлөрдү жарыктандыруу, жергилиттүү бюджеттин ачыктыгын камсыз кылуу өндүү маселелер көтөрүлдү. Аял талапкерлер өз программасын даярдагандан тышкary, шайлоочулар арасында маалыматты ийгиликтүү жайылтуу үчүн программага креативдүү идеяларды да кошушту. Катышуучулардын бири кызыктуу идеяны сунуш кылды: үгүт баракчага мектепке бараткан, жолдун начардыгынан улам кийими булганган окуучулардын сүрөттөрүн тиркеп койсо болот.

Натыйжада аялдар өздөрүн шайлоого аттанган талапкер катары элестетип, эл алдында сүйлөө практикасын өздөштурүштү. Бул процесс аялдарга биригип, шайлоодо жөнүп чыкса команда менен кантип иштеш керектигин көрсөттү. Мындай колдоо аялдарда өзүнө болгон ишенимди арттырат.

Тренингден кийин аялдар пикири менен бөлүштү. Катышуучулар тренинг аларга өз оюн жеткиргенди, адамдарда шайлоодон кийин өз жашоо шартын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүгү бар болгонун айтып, адамдарды ынандыра ала тургандай сүйлөгөндү үйрөткөнүн белгилешти.

Айгул МАМЫТКАНОВА, Кумбел айылдык аймагынын Корумду айылынын тургуну: “Биз ушул тренинг үчүн Долбоорго ыраазыбыз. Мен тренингде кайсы бир көйгөй тууралуу оюмду туура жана ырааттуу жеткиргенди үйрөндүм. Ошондой

эле көйгөйдү чечүүдө жана андагы менин ролума басым жасаганды үйрөнө алдым. Бүгүн мен биринчи жолу өз платформамдын долбоору менен тааныштырып, эл алдында сүйлөдүм. Кесиптештердин сунуштарынан кийин шайлоо алдындағы программамды кантип жакшыртса болоорун түшүндүм. Мындан тышкary депутат болсом да мен чече албай турган көйгөйлөр бар экенин, антикени бул маселелер жергилиттүү бюджеттин эсебинен чечилбей турганын түшүндүм. Мен шайлоого катышууга даярданып жатам. Ошол себептен мунун баары мага пайдалуу болду”.

Бакытбұбу САТЫБАЛДИЕВА, Авлетим айылдык аймагынын Коргон айылынын тургуну: “Аялдардын лидерлигине жана шайлоого катышууга үйрөткөн тренингде биз айылдын көйгөйлөрүн аныктаганды өздөштүрүп, аялдардын укуктарын коргоо боюнча маалымат алдык. Ошондой эле биз мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө маалымат алыш, айылдык көнештерде аялдар үчүн 30 пайыздык квотаны кармап турлуу максатында атайын механизм киргизилгенин билдик. Аял жана эне катары депутаттыкка аттанып жатып, аялдардын укуктары толук корголсо деп каалайт элем. Депутат болуп калсам, жергилиттүү маанидеги маселелерди карап жатканда калктын аярлуу катмарынын, өзгөчө чөнтөгү жука үй-бүлөлөрдүн көйгөйлөрүн козгойм. Биздин айылда үй-бүлөдөгү зомбулук маселеси да курч турат. Эми чогулуштарда, биздин муниципалитеттин иш-аракеттер планын даярдап жатканда аялдардын укуктарын коргоо боюнча иш-чараларды кошууну да сунуш кылам, алардын ишке ашырылышы үчүн болгон күчүмдү жумшайм”.

Асылгүл АЛИЕВА, Оргочор айылынын тургуну: “Мен 31 жаштамын. С.Абдракманов атындагы орто мектепте мугалим болуп иштейм. Жергилиттүү көнештин депутаты катары талапкерлигимди коюу тууралуу буга чейин ойлонгон эмесмин. Бирок айыл-

дын тургундары менин балдарга жасаган мамилемди, мектептеги шарттарды жакшыртууга болгон аракетимди көрүп жүрүшкөндүктөн шайлоого катышууну сунуш кылышты. Үйдөгүлөр менен талкууладык, кайын журтум каршы болду, бирок күйөөм мени колдоп, күчүмдү сынап көрүшүм керектигин айтты. Ошондон кийин мына азыркыдай тренингдерге катыша баштадым. Ушундан кийин менде чоң кызыгуу пайдада болуп, шайлоого катуу камданып жатам. Бүгүнкү тренинг жогорку деңгээлде өттү. Ушундай тренингдерди көбүрөөк өткөрүп тургудачы деп өтүнөм”.



# Кыргызстандагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана диний институттар



**Чинара БИЯЛИЕВА, Зауре СЫДЫКОВА**

“Кыргызстанда социалдык биримдикти бекемдөө үчүн тандалып алынган муниципалитеттерде толеранттуулукту жогорулатуу” Долбоорунун буюртмасы менен даярдалды. Долбоорду Швейцариянын Өнүктүрүү жана Кызматташтык агенттеги (SDC) каржылайт

Кыргыз Республикасы азыркы этабында кандайдыр бир деңгээлде глобалдык чакырыктарга жана коркунчтарга туш болууда. Бул болсо өлкөдө диний уюмдарды жөнгө салуунун текшерүүдөн өткөн ыкмаларын жана усулдарын дыкат даярдап чыгууну талап кылууда. Бул диний уюмдардын ишмердиги КР Конституциясына жана өлкөнүн улуттук мыйзамдарына шайкеш келүүгө тийиш. Өлкөдөгү диний кырдаалды өркүндөтүү боюнча мамлекеттик башкаруу органдары менен жарандык коомдун өз ара байланышын күчтүү зарылчылыгы өндүү маселеге да өзгөчө көңүл буруш керек.

КР Конституциясынын 1-беренесине жана

7-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасы – эгемендүү, демократиялык, укуктук, мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган, унитардык, социалдык мамлекет. Диний бирикмелердин жана дин кызматчыларынын мамлекеттик органдардын ишине кийилишишүүсүнө тыюу салынат. Бирок ошол эле маалда Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 32-беренеси<sup>1</sup> менен ар кимге абийир жана дин тутуу эркиндиги кепилденген. Ар ким диндик жана башка ишенимдерди эркин тандоого жана тутууга

<sup>1</sup> 2016-жылдын 28-декабрындагы №218 КР Мыйзамынын менен өзгөртүүлөр киргизилген Кыргыз Республикасынын Конституциясы



укуктуу. Эч ким өзүнүн диндик жана башка ишенимдерин билдириүүгө же алардан баш тартууга мажбурланууга тийиш эмес.

Кыргызстанда “светтик (дүйнөбий) мамлекет” же “мамлекеттин светтик модели” деген түшүнүктөр Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жоболоруна шайкеш аныкталган жана КРнын диний чөйрөдөгү мамлекеттik саясатынын Концепциясында чагылдырылган. Бул Концепция 2014-жылы КР Президентинин жарлыгы менен бекитилген. Аталган Концепцияда мамлекеттин дүйнөбий моделине ылайык, диний бирикмелер жана дин кызматчылары саясий ишмердикке катыша албайт жана мамлекеттik башкаруу процессине кийлигишүүгө укугу жок.

2014-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттik саясатынын Концепциясына ылайык, “жергилиттүү мамлекеттik администрациялар жана жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдары коомдук платформанын алкагында жергилиттүү жамааттар жана диний уюмдар, бирикмелер жана лидерлер менен өз аракеттенүү аркылуу диний чөйрөдө мамлекеттik саясатты жүзөгө ашырат. Коомдук платформалар жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилиги астында жана жергилиттүү бийлик органдарынын, жергилиттүү жамааттын өкүлдөрүнүн жана диний лидерлердин катышуусунда дин иштери жагында жергилиттүү дөңгөлөндө каралган коомдук комитеттерди билдириши мүмкүн”.

Жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарынын диний уюмдар менен бирдикте диний чөйрөдөгү кырдаалды гармониялаштыруусу үчүн приоритеттүү багыттар болуп төмөнкүлөр эсептөлөт.

- Өз аймагында диний кырдаалга тиешелүү маселелерди кароо жана аны жакшыртуу

үчүн зарыл чарапарды кабыл алуу.

- Диний чөйрөдө мамлекеттik саясаты өркүндөтүү боюнча мамлекеттik бийлик органдарынын жана жергилиттүү өз алдынча башкаруулардын сунуштарын жана рекомендацияларын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү.
- Диний касташууну козутуу, динге ишенгендердин диний сезимин кордоо, ошондой эле зомбулукка чакырыктарды же мындай актыларга шыкактоо учурларын болтурбоо жана

бөгөт кую боюнча чарапарды кабыл алуу.

- Диний сабырдуулук жана толеранттуулук, балдарды жана жаштарды атуулдук жана укуктук тарбиялоо, үй-бүлө институтун колдоо жана чындоо жагында ишти уюштуруу.
- Ар бир калктуу конуштун аймагында диний билим берүү мекемелеринин ишине мониторинг жүргүзүүнү ишке ашыруу.

Ошону менен бирге бир катар чечилбей жаткан көйгөйлөр (тииштүү мамлекеттik органдардын (ДИМК жана башкалардын) ишине жана жетишилген жыйынтыктарга карабастан) мамлекеттik дин саясатынын эффективдүүлүгү жана системалуулугу дагы деле жетишсиз болуп жатканын айгинелеп турат.

Аны менен катар:

- дүйнөбий мамлекеттин негизги принциптерин түшүндүрүү, абиир жана дин тутуу эркиндигин коргоо жана ошол идеяларды пропагандалоо, сабырдуулукка тарбиялоо боюнча пландуу иштер жүргүзүлгөн жок;
- мамлекеттik-конфессилялык мамилелер чөйрөсү үчүн жооптуу мамлекеттik бийлик органдарынын жана жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарынын иш-аракеттеринде системалуулук жана жол улоочулук жок;
- жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдары диний экстремизмге жана радикалдуу идеялар азгырыгына каршы турруу үчүн эффективдүү саясатты жүргүзө алчудай потенциалга ээ эмес.

ЕвроВимдикттин “Дин дана демократия жөнүндө конструктивдүү диалогдор” аттуу долбоорунун алкагында International Alert жүргүзгөн изилдөө<sup>1</sup>

<sup>1</sup> “Диний уюмдардын жана жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарынын өз ара аракеттенүүсү: Кыргыз Республикасынын Чүй жана Талас облустарынын мисалдарында жергилиттүү дөңгөлөндө чечим кабыл алуу процессине диний уюмдардын

көрсөткөндөй, “диний лидерлер жергилиткүү жамааттарда маанилүү ролду ойнот жана коомдук турмуштун бир катар чейрөлөрүндө чечимдердин кабыл алышынына таасирин тийгизүүгө жөндөмдүү”. Башкаруучулук маселелердин үстүнөн иш алып барган уюмдар менен жүргүзүлгөн консультациялардын жыйынтыктары көрсөтүп тургандай, диний аалымдар менен жергилиткүү бийликтин ортосундагы мамилелер көп жакшы жолго коюлган эмес, алар өздөрү аткарышы керек болгон тийиштүү функцияларды түшүнүү үчүн бул бағытта иштерди жүргүзүш керек.

Төмөндө берилген жалпы кыска тыянактар башка изилдөөнүн негизинде жасалды. Бул изилдөө International Alert эл аралык уюмунун “Кыргызстанда социалдык биримдикти бекемдөө учүн тандалып алышынан муниципалитеттерде толеранттуулукту жогорулатуу” аттуу пилоттук долбоорунун алкагында жүргүзүлгөн. Изилдөө көрсөткөндөй, жалпысынан ар бир пилоттук жамаатта ислам динине ишенген жана бул динге тиешелүү болгон бардык диний ырам-жырымдарды карманган адамдар туруктуу көбөйүүде. Бул көрүнүш өзгөчө жаштар арасында көнүри жайылууда, алар динге көбүрөөк радикалдуу көз карашы менен киришет жана башка диндерди такыр четке кагышат.

Ар бир пилоттук жамаатта өзүнүн айырмалуу өзгөчөлүгү бар жана ал кандайдыр бир жеке мүнөздөмөгө ээ. Булар болсо анын толеранттуулук жана бириккендик деңгээлине, динге ишенгенине жана ЖӨБ органдарынын жарандык коомдун өкулдөрү, анын ичинде диний жамааттар менен өз ара аракетине таасирин тийгизүүдө. Ар бир айылдык аймакта бул чөйрөдөгү кырдаалды башкарууда эске алыш керек болгон таасир этүүнүн формалары, усулдары жана механизмдері, кызматташуу модели калыптанып калган.

ЖӨБ органдары менен диний жамааттар ортосундагы өнөктөштүктүн жана кызматташтыктын деңгээли төмөнкүлөрдөн көз каранды:

- жамааттагы диний лидерлердин билим деңгээлине: диний лидерлер жогорку руханий билимге ээ болсо, жамааттын ынтымагы бекем болуп, башка диндерге карата сабырдуду мамиле жасалат;
- жергилиткүү маанидеги маселелерди чечүү үчүн жана радикалдашуу жана диний экстремизмдин пайда болуу тобокелдиктерин азайтуу үчүн ЖӨБ органдарынын диний жамаат менен иш алып баруу зарылдыгын түшүнгөнүнө көз каранды болот;
- ЖӨБ органдарынын демилгеси боюнча чогуу жүзөгө ашырылган иш-чаралардын санынан көз каранды;
- ЖӨБ орган башчысынын кесипкөйлүүлүгүнөн жана жеке адамдык сапаттарынан, анын жамааттагы аброюнан көз каранды болот.

Пилоттук жамааттардагы муниципалдык кызматчылар дүйнөбий мамлекет дегенди ар башкача түшүнө турганын белгилей кетүү зарыл. Бир бөлүгү “дүйнөбий” деген “атеисттик” мамлекет дегенди билдириет деп эсептесе, экинчи бөлүгү светтик мамлекеттин маңызын жана маанисин толук түшүнбөйт, ал эми үчүнчү бөлүгү так аныктама бере алганы менен, алар да дүйнөбий мамлекеттин маңызын толук түшүнбөйт.

ЖӨБ органдары мамлекеттик башкарууга дин араплашлаганын, дин тутуу эркиндигин, КР Конституциясынын жана диний чөйрөдөгү улуттук мыйзамдардын негиздерин көп жакшы түшүнбөй жатканы бул бағыттагы маалыматтык-түшүндүрүү жана алдын алуу иштеринин эффективдүүлүгүн азайтууда, Кыргызстанда радикализмдин жана экстремизмдин пайда болуп, көбөйүүсүнө шарт түзүп жатат. Натыйжада диний уюмдар саясий процесске арапашкан учурлар болуп жатат. Бул болсо мамлекеттин дүйнөбий мүнөзүнүн өзгөрүүсүнө алып келүүдө, бара-бара коом диний нормаларга көбүрөөк баш ийип жатканы байкалууда. ЖӨБ органдарынын баамында, бул чөйрөдөгү мамлекеттик органдардын бардык талаптары толук көлөмдө аткарылып жатат. Бирок баалоо көрсөткөндөй, талаптарды аткаруу формалдуу жана жетишсиз мүнөзгө ээ. Жергилиткүү деңгээлдеги башкаруу системасына динчил адамдардын келиши, ЖӨБ органдарынын өкүлдөрү диний ырым-жырымдарды эл көзүнө жасаганы да жамаат арасында диндин жайылуусуна түздөн-түз таасирин тийгизип жатат.

Көптөгөн ЖӨБ органдары диний уюмдар менен ар кандай деңгээлде жана ар башка интенсивдүүлүк менен өз ыйгарым укуктарынын алкагында байланыш түзүүдө. Мамлекеттик органдар менен диний уюмдардын өз ара байланышынын предметтери: билим берүү, маданият, спорт, сергек жашоо образы, социалдык маселелерди чечүү, коомдук тартип, жаңжалдарды болтурбоо, сөөкту жерге берүү маселелери, диний экстремизмди жана радикализмди алдын алуу, үй-бүлө институтун бекемдөө, балдарга жана жаштарга патриоттуулук жана укуктук





тарбия берүү, көркөндүрүү жана таштанды чыгаруу маселелери, зомбулукту, ууруулукту жана башка мыйзамсыз иштерди болтурбоо боюнча алдыналуучу чарапар жана башка ушул өндүү жамаатка коомдук пайда алып келген иштер. Өнөктөштүктүү ушул багыттарда түзүп, өнүктүрүү сунушталат.

Изилдөөнүн жүрүшүндө өнөктөштүктүн төмөнкүдөй негизги механизмдері аныкталды: дин иштери боюнча коомдук комитеттер жана комиссиялар; аксакалдар сотуна караштуу жаңжалдарды каттоо журналдары; маселени айылдык кенештердин сессияларына алып чыгуу; жарандардын жеке кайрылуусу; биргелешкен долбоорлор жана демилгелер; жума намаздарында маалымат берип турлуу; ЖӨБ органдарынын демилгеси боюнча имамдар менен жолугушуу; диний уюмдар менен мамлекеттик органдардын өз ара байланышын фасилитациялоо; диний билим берүү мекемелеринин ишмердигине мониторинг жүргүзүү максатында аларга баруу тууралуу отчеттор; дааватчыларды каттоо журналдары; экстремизмди жана терроризмди болтурбоо боюнча иш пландары; кызыкчылыктарга жараша “Вотсан” тиркемесиндеги тайпалар.

Бул изилдөөгө ылайык, биринчи кезекте улуттук деңгээлден алып караганда, элдин мамлекеттик органдардын ишине болгон ишеним деңгээли азаюуда (коррупциянын, паракорчуулуктун, саясий тирештердин ж.б. айынан). Бул болсо мамлекеттин жана жалпысынан мамлекеттик органдардын аброюн да түшүрүп, мамлекеттин демократиялык, укуктук жана дүйнөбий мамлекет катары образын жоюп салууда. Мындай кырдаалда ислам динине ишеним көбүрөөк болуп, коомдо диний баалуулуктарды жайылтуу үчүн кошумча дивидендерди, мүмкүнчүлүктөрдү жана ресурстарды түзүп жатат. Ошондой эле жемкорлукка аралашпаган, карапайым адамдардын кызыкчылыктарын коргогон лидерлер катары дин аалымдарынын аброю көтөрүлүп жатат. Маңызы жагынан алып караганда дин (ислам) мамлекеттин баш турган идеологиялык мейкиндигин ээлеп жатат.

Эл мамлекеттик бийликтөө караганда ЖӨБ органдарына көбүрөөк ишенет. Бирок ЖӨБ органдарына караганда диний лидерлерге болгон ишеним жылдан жылга көбәйүп баратат. ЖӨБ органдарында зарыл финанссылык ресурстар, кээде ыйгарым укуктар да болбой, адамдардын конкреттүү көйгөйлөрүн чече албай калып, мунун натыйжасында ишине терс баа берилген кырдаал түзүлүп жатат. Ошол эле маалда диний лидерлердин аброю артып, аларга карата сый-урмат мамиле да көбәйүүдө. Себеби эл диний лидерлер алардын маселесин чечип берет деген күтүү сезими жок, алар оор турмуштук кырдаалда диний лидерлерден руханий, адамдык, психологиялык колдоо издешет жана муну толук көлөмдө алышууда.

Ошондой эле жергилиттүү эл дүйнөбий мамлекеттин маңызы жана мааниси тууралуу, дин чейрөсүндөгү мамлекеттин саясаты, КР Конституциясынын негизги ченемдери жана жергилиттүү деңгээлде мамлекеттин саясаты тууралуу кабардар эмес. Дүйнөбий мамлекетте диний уюмдардын ролуна жана ишмердигине өзгөчө көнүл буруу зарыл. Себеби учурда диний уюмдар жана ишмерлер өлкөнүн саясий процесстерине жигердүү катышып жатат. Мамлекеттин дүйнөбий мүнөзү деген – бул ар бир жаранда каалаган динге ишениүгө укугу бар дегенди билдириет. Бирок мамлекеттик башкарууга дин таасирин тийгизүүсүнө жол берилбеши керек. Мисалы, айрым айылдык кенештерге имамдар депутат катары келсе, алар мечиттеги ишин да кошо токтолушу керек. Эгерде депутат имам болуп калса, өзүнүн депутаттык мандатын тапшырыши керек. Диний лидерлер имам катары ишин токтотпостон, жергилиттүү кенештин депутаты катары жергилиттүү өз алдынча башкарууга катышуусу дин мамлекеттин ишине кийлигишет деген тобо-келдикти көбөйтүүдө.

Мамлекеттик башкарууга дин аралашпайт деп кабыл алынган биздин мамлекеттин светтик модели өнүгүү жолуна түшкөн өлкөлөр колдонун келген модель. Бирок бул мамлекет диний уюмдардын ишмердигин дүйнөбий принциптерге жана дин туттуу эркиндигин кепилдеген принциптерге таянып, төң салмактуу жөнгө салган учурда гана мүмкүн болот. Ошол эле маалда дин маселелерин жөнгө салуу даражасы жетишсиз болуп, көп жакшы ойлонулбай жасалса, дин саясатташып, диний уюмдар жана диниятчылар мамлекеттик башкаруу процессине аралашып, саясий ишмердикке катыша баштاشы ыктымал. Бул болсо чыналууга, социалдык-саясий кырдаалды турксуздаштырууга, Кыргыз Республикасында мамлекеттин дүйнөбий (светтик) мүнөзүн жоготуп алышына жол ачат. Буга байланыштуу мамлекеттик органдар КР мыйзамдарын кантип аткарып жатканына көзөмөлдү күчтүү зарыл.

Жамаатта динчилдик көбөйгөн учурда өзгөчө аярлуу социалдык топко аялдар кирип калат. Коомдук турмуштан обочодо калуусу, өз укуктары

жана светтик мамлекет кепилдеген эркиндиги тууралуу маалыматтын аздыгы, салттуу исламдын негизги принциптерин билбегени, чечим кабыл алуу процесстеринен четтетилиши аялдардын динге берилиши учун, көп учурда радикалдуу агымга кирип кетүүсү учун шарт түзүүдө. Дүйнөбий билим берүүнүн баалуулугу азайып, аброю түшкөнү, жергилитүү деңгээлде анын сапатынын начарлашы, окуучулардын сабакка келиши көп жакшы көзөмөлдөнбөй жатканы балдар менен жаштар арасында динге берилгендердин көбөйшүнө түздөн-түз таасирин тийгизүүдө. Эл арасында динчилдик деңгээли өзгөчө жаштар арасында жогору. Ушул тапта дин “социалдык тепкичке” айланды, жаштарга жамаатта социалдык жана саясий капитал алууга мүмкүнчүлүк берүүдө. Диний жамааттардагы жаштар арасында ийгиликтүү адамдын өзүнүн модели түптөлүп калды: ислам дининин бардык шарттарын аткарған, спорт менен алектенген жана бизнеси бар (кайрымдуулук жасаган) адам ийгиликтүү деп эсептелинет. Мамлекет бул моделге түзөтүү киргизиши керек – мындай адам биринчи кезекте Кыргызстандын жараны жана өз өлкөсүнүн патриоту болот деген түшүнүктүү калыптандыруу зарыл.

Квалификациясы жогору диниятчылардын тарыштыгы өндүү маселе да курч турат. Ушундан улам даярдыгы начар, атүгүл радикалдуу маанайдагы адамдар жергилитүү жамааттарда диний жол көрсөтүүчү болуп калышууда. Муфтият жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар имамдардын квалификациясына көзөмөлдү күчтүшү керек. Муфтияттын ишмердигин диний жамааттар жана диний бирикмелер диний уюмдардын ишмердигин жөнгө салган мамлекеттик органдын иши катары кабыл алышат. Ошондуктан муфтияттын бардык чечимдери милдеттүү тартипте аткарылат. Ошондой эле мамлекеттин диний билим берүүнү жөнгө салуу маселеси да курч турат. Учурда диний билим берүү бир дагы нормативдик документ менен жөнгө салынбай келатат. Эксперттердин баамында, диний билим берүүнү уюштурууга байланыштуу колдонуудагы мыйзамга толуктоо киргизип, же өзүнчө ченемдик укуктук акты иштеп чыгуу зарыл. Руханий лидерлерди даярдап, экстремизмге каршы туруу максатында диний билим берүүнү уюштуруунун жаңы концепциясы талап кылышууда.

Диний билим берүү системасында төмөнкүдөй көйгөйлөр бар:

- түрдүү ислам мектептеринин (мазхабдардын) өкүлдөрү отосунда да, диний ынанымдар (акыда) ортосунда да пикир келишпестик бар;
- ар башка өлкөлөрдө билим алган диниятчылар менен аалымдар ортосунда пикир келишпестик бар;
- айрым учурда сабатсыз, квалификациясы жетишпеген кадрлар диний билим берүүдө;
- окуу программасында, окуу-методикалык базада бирдиктүү стандарттар жок;
- диний билим берүү программасында дүйнөбий предметтер жок.

Диний билим берүүнү уюштурууда ага карата мамлекет тарабынан да, диний уюмдар тарабынан да комплекстүү мамиле талап кылынат. Окуу программасына кадимки мектепте окутуулган предметтер да камтылууга тийиш. Бул предметтер коомдун социалдык, экономикалык өнүгүүсүн көрсөтүп, жарандык иденттүүлүктү калыптандырат. Диний билим берүү системасын модернизациялоо, диний билим берүүгө мониторинг жана баалоо жүргүзүү системасын түзүү боюнча светтик жана диний билим берүү системалары ортосунда диалог болушу керек. Бул ишке окумуштууларды, билим берүү системасынын жетекчилерин, квалификациясы жогору дин таануучуларды, мыйзамды билгендерди, теолог окумуштууларды, социологдорду, дүйнө таанымы кецири диний жана коомдук ишмерлерди тартуу зарыл. Мамлекет тарабынан диний бирикмелерге жана диний билим берген уюмдарга талаптагыдай контролдун жоктугу бир диний конфессиянын ичиндегилерлин бири-бири менен байланышты жоготуп алуусуна, диний жамааттардын бири-



бирине карата сабырсыз мамиле жасашына шарт түзүп жатат. Жалпысынан диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат жүйөлүү мамлекеттик улутчулукка негизделүүге тишиш. Исламга коркунуч катары эмес, өнүгүү фактору катары карап, ошого жараза саясаттын чарапарын колдонуу зарыл.

### Маалымат булактары

- 2014-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын Концепциясы.
- 2016-жылдын 28-декабрындагы №218 КР Мыйзамы менен өзгөртүүлөр киргизилген Кыргыз Республикасынын Конституциясы.
- Диний уюмдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өз ара аракеттенүүсү: Кыргыз Республикасынын Чүй жана Талас облустарынын мисалдарында жергиликтүү дөңгөлөндө чечим кабыл алуу процессине диний уюмдардын ыктымал тасиригин себептери жана мазмуну. <https://www.international-alert.org/sites/default/>




[files/Kyrgyzstan\\_ConstructiveDialogues\\_RU\\_2019.pdf](files/Kyrgyzstan_ConstructiveDialogues_RU_2019.pdf).

- “Кыргызстанда социалдык биримдикти бекемдөө үчүн тандалып алынган муниципалитеттерде толеранттуулукту жогорулаттуу” аттуу базалык изилдөө. Ч. БИЯЛИЕВА, З. СЫДЫКОВА.
- “Кыргызстанда социалдык биримдикти бекемдөө үчүн тандалып алынган муниципалитеттерде толеранттуулукту жогорулаттуу” Долбоорунун сонку баа берүүчү изилдөөсү, Ч. БИЯЛИЕВА, З. СЫДЫКОВА.



# Кыргызстандагы социалдык биirimдикти бекемдөө үчүн муниципалитеттерде толеранттуулукту жогорулатуу



**Чинара БИЯЛИЕВА, Зауре СЫДЫКОВА**

“Кыргызстанда социалдык биirimдик бекемдөө үчүн тандалып алынган муниципалитеттерде толеранттуулукту жогорулатуу” Долбоорунун буюртмасы менен даялдалды. Долбоорду Швейцариянын Өнүктүрүү жана Кызматташтык агенттиги (SDC) каржылайт<sup>1</sup>

<sup>1</sup> “Кыргызстанда социалдык биirimдикти бекемдөө үчүн тандалып алынган муниципалитеттерде толеранттуулукту жогорулатуу” pilottuk dolboorun Shweitsariyanyin Onukturyu jaana Kyzmattaشتык agenttiigi (SDC) karjylait. Dolboor 2017-jyldan 2020-jyyliga cheyin iske ashyrylgan “Din dana demokratiya bojuncha konstruktivdүү dialogdor” attuu уч жылдык dolboordun bir bөлүгү. Bul dolboordu International Alert эл aralык уому “Ыйман” dinий madaniyat fondu menen өнөктөштүкте, Evropa Birimdiginin finanslyk koldoosu aldynda iske ashyruuda.

Өнүгүү, кызматташтык жана жаңжалдардын алдын алуу үчүн төң мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу максатында жергилитүү өз алдынча башкаруу орғандары, түрдүү конфессиялардын жана жарандык коомдун өкүлдөрүнүн ортосунда диалог платформасын түзүү “Кыргызстанда социалдык биirimдикти бекемдөө үчүн тандалып алынган муниципалитеттерде толеранттуулукту жогорулатуу” аттуу pilottuk Dolboordun максаты болуп эсептелиниет. Bul Dolboor Kыргызстандын төрт муниципалитетинде iske ashyrylgan. Alar: Чүй облусунун Александровка жана Юрьевка айылдык аймактары жана

Ош облусунун Гүлистан жана Жазы айылдык аймактары. Dolboor жергилитүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн, түрдүү конфессиялардын din кызматкерлеринин жана жарандык коомдун потенциалын жогорулатууга багытталган. Катышуучулар медиация жана жаңжалдарга анализ жүргүзүү, социалдык толеранттуулук, жергилитүү деңгээлде социалдык маселелерди Конституциянын жана Kыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында биргелешип аныктоо жана чечүү көндүмдөрүн үйрөнүштү.

Pilottuk муниципалитеттердеги ЖӘБ орган-



дарынын жана жергиліккүү жамааттын 200гө жакын өкүлү жергиліккүү өз алдынча башкаруу менен диний лидерлердин Конституциянын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында өз ара аракеттенүүнүн укуктук механизмдері маселеси боюнча; медиация, анализ жана жаңжалды сезүү, социалдык сабырдуулук, жарандык иденттүүлүк боюнча окуудан өтүштү. Окуунун соңунда жүргүзүлгөн изилдеөгө ылайык, катышуучулардын 66,7 пайызында алган билими жана практикада үйрөнгөн көндүмдөрү бар болгону жана аларды колдонуп жатканы далилденди. Окууга катышкандардын 39,5 пайызын аялдар түздү, ал эми диний уюмдардын өкүлдөрү окууга катышкандардын жалпы санынан 17 пайызды түздү.

ЖӘБ органдары, мамлекеттик органдар, жарандык коом уюмдары жана диний лидерлер ортосунда жергиліккүү деңгээлде иштиктүү диалог платформасын түзүү Долбоорду ишке ашырууда негизги механизм болуп калды. Долбоор пилоттук жамааттарды бириктириүү, ЖӘБ органдары, жарандык активисттер жана диний лидерлер ортосундагы диалогду активдештириүү үчүн зарыл болгон пайдубал түптөй алды. Калк менен диалог аянчталарын түзүү жергиліккүү бийлик менен элдин ортосундагы коммуникациянын жеткиликтүү, жөнөкөй каналына айланды. Бул канал ишенимдүү маалыматты алуу жана жайылтуу, өнөктөштөрдүн жана санаалаштардын колдоо топторун аныктоо, коомдук пикирди калыптандыруу жана жаны демилгелерди жайылтуу максатында түзүлгөн. Мамлекеттик бийлик органдары, жергиліккүү өз алдынча башкаруу органдары, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы, бейекмөт уюмдар жана жергиліккүү жамаат менен өнөктөштүк түзүлдү. ЖӘБ, диний лидерлер жана жарандык коом ортосунда диалог платформасы түзүлүп, алар жергиліккүү социалдык көйгөйлөрдү аныктап, аларды Конституциянын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында чечүүнүн үстүнөн чогуу иш алып барышты.

Диалогдун катышуучулары ортосундагы өнөктөштүктүн жана кызматташтыктын предмети болуп төмөнкүлөр табылды: жергиліккүү саясаты чогуу талкуулоо, жамааттын өнүгүү программаларына/пландарына сунуштарды киргизүү жана

жергиліккүү деңгээлде аларды ишке ашыруу боюнча иш-аракеттерди даярдоо; жамааттын жашоочуларынын турмуш шартын жакшыртуу үчүн жагымду шарттарды түзүп берүү; жамааттын маселелерин жана көйгөйлөрүн чечүү механизмдерин жана аспаптарын түзүү; калкты, ресурстарды мобилдештирип, активдештириүү; жергиліккүү өнүгүү үчүн өнөктөштөрдү тартуу; кызықдар тараптардын муктаждыктарын аныктап, потенциалын жогорулаттуу; коомдук пикирди калыптандыруу жана чечим кабыл алуу процессине таасир тийгизүү;

Жергиліккүү социалдык көйгөйлөрдү чечүү боюнча кызматташуу максатында туруктуу демилгелүү топтор түзүлдү. Алардын курамына ЖӘБ органдарынын, диний уюмдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрү кирди. Бул демилгелүү топтор мындан ары да кызматташуу үчүн бекем негиз түзүп бере турган бир топ жумуштарды жасашты. Мисалы:

- артыкчылыктуу муктаждыктарды аныктап, социалдык көйгөйлөрдү чечүү үчүн жергиліккүү жамааттардын биргелешкен иш-аракеттер планын даярдашты;
- жаңжалдарды азайтууга, социалдык толеранттуулукту, жарандык иденттүүлүктү жогорулатууга, адам укуктарын коргоого багытталган беш чакан гранттык долбоорду даярдап чыгып, ишке ашырышты.

Чакан социалдык гранттык долбоорлор конкреттүү көйгөйлөрдү чечүү боюнча биргелешкен иш алып баруу менен бардык катышуучулардын кызычылыктарын бириктирип, ынтымагын бекемдөө үчүн мүмкүнчүлүктөрдүн бири катары карадалы. Пилоттук жамааттардын командалары конкурсса сегиз социалдык долбоорду сунуш кылышты, алардын ичинен бешөө каржылоого ээ болду. Бардык долбоорлор жергиліккүү жамааттын актуалдуу социалдык муктаждыктарын чечүүгө багыталган. Ишке ашырылган долбоорлор кызықдар тараптар, анын ичинде диний лидерлер ортосунда диалог түзүүнүн механизмдерин жана аспаптарын сыноо боюнча аянтча түзүү үчүн шарттарды пайда кылды.

Долбоордун негизги күч-аракеттери жаштар аудиториясы менен иштөөгө багытталган. Натыйжада мугалимдердин жаштар арасындагы жаңжалды токтолтууга жана “мүнөзү оор” балдар менен иштөөгө жөндөмдүүлүгү курчуду; мектептердеги балдар арасында жаңжалдарды алдын алуу боюнча кыска окуу усулдары мугалимдер жана мектеп персоналы үчүн кыргыз тилинде даярдалды. Балдардын эс алуусу, руханий жана физикалык өнүгүүсү үчүн мейкиндикти камсыз кылуу максатында Юрьевка ААда “Балдарды жана өспүрүмдөрдү өнүктүрүү борбору” ачылды.

“Ислам жана христианчылык – тынчтык диндері” деп аталган, жогорку деңгээлде өткөн конференция кошо каржыланып, уюштурулган. Конференцияга Кыргызстандын, Орусия Федерациясынын өкүлдөрү жана КР Президенти катышты.